

Бөдөл МОЛДОБАЕВ

«АЛТЫН САКА»

Ош – 2017

УДК 811.51
ББК 81.2 Ки 7-3
М 81

М 81 Молдобаев Б.
 Алтын сака, ырлар, публицистикалык поэмалар -
 Ош, 2017. 100 б.

ISBN 978-9967-18-102-1

*Бул китептө ақын ырларын, арноолорун
публицистикалык поэмаларын эл журтуна арнады.*

М 4602020400-14
ISBN 978-9967-18-102-1

УДК 811.51
ББК 81.2 Ки
© Молдобаев Б.
2017



*Бедел МОЛДОБАЕВ
1965-жыл*

АВТОР ЖӨНҮЛДӨ АЛТЫ СӨЗ

Кымбаттуу окурман! Колунуздагы китептин автору жашоонун **СЕКСЕН БЕШИНЧИ** кыясына бутун коюп жатып, арт жагына дагы бир жолу кылчайып, көкүрөгүндөгү көнөргүс ыр саптарын китеп окуучуларына тартууну туура көргөндөй...

Турмуштан калпыган, жашоонун ыргагындагы көрүнүштөрдү, аруулук менен булганычты, ач көздүк менен назиктики, төрөндик мөнен тайыздыкты, көрөгөчтүк мөнен маңыроону чагылдырууну калем учуна илгендиги дана байкалып турат.

Акындын оптимисттик ойлорунда «Кылымдарга саякат» жасоо менен оомал-төкмөл дүйнөнүн алкагында не көрүнүштөр болгонунан кабар алат. Ал эми Улуу Жер шарын «Алтын сакага» салыштырган поэтикалык саптарында кызыл кыргында, адам зат жасаган апаат күндөрдө болк этпеген, солк этпеген алп Энэ Жердин түбөлүктүүлүгүн пендөлөр жүрөк толтосунда сактай жүргөнгө аракеттенген.

Акындын буга чейин жарык көргөн он бешке жакын ыр жыйнактары китең окуучулардын, адабият күйөрмандарынын сүйүктүү китең текчелөринөн орун алган. Колунуздардагы тандалмалар жыйнагы да ошол жерден орун аларын ишеним менен айта алабыз.

C. Калилов.



ТӨРӨЛҮП ТУРАМЫН МЕН

Асман бирөө, бир жагы ачык,
булуттар туругу жок көчөт шашып.
Кара жер ойгонду да:
-Тумандар, тоспогула күндүн көзүн,
алайын боорго кысып, кучакташып!

-Сагындым кар алдында жатып көпкө,
убалдыр, көз жарып келаткан жашыл чөпкө.
Өмүрүм нурунда окшойт мээрими күч,
Суз аалам толо түштү сулуу көркө.

Чыйрыккан дөнөлери дарактардын,
айтышып калышты окшойт, санааттарын,
Шыбырын ноодалардын шамал угуп,
Чымчыктар кере кагып канаттарын.

Оо, жаз, өбөйүнчү кирпигиндөн,
он бир айдын ичинен күттүргөн сен.
Туулган айлар жарышып биргө көлген,
бүгүн дагы төрөлүп турамын мен.

УЛГАЙГАН АДАМДЫН АЙТКАНЫНАН...

Жаштық кезинң жаңы бактын ноодасы,
Өмүр дөгөн жараткандын соодасы.
Көз ачканың толуктоочу дүйнөнүн,
Жазды күткөн жашылданган жоогазын.

Картайганың- илинбей жан караны,
Карегиндин каткан тамыр тарамы.
Омуртканын шакектери майсырап,
Ооруксунтат онтолотуп санааны.

Акылынан үмүт болот айтканы,
Табериктей бул ааламдан кайтмагы.
Төскегени төңир сүйгөн бул өндүү,
Теребелде келип-кетип жатканы.

ТООДОН ТАНДЫН АТААРЫН

Бул өйүздөн тиги бүйүз көчкөнбүз,
(кыргыз өзү тээ замандан көчмөнбүз).
Алтай анан Алтын Ала-Тоосунда,
Тукум улап, тукум багып өскөнбүз.

Билем десен тоодон күндүн атаарын,
(анда мөнин короо-жайым жатагым).
Жып-жылаңач аска учу кылыч миз,
Сактап келет, сыр тумардай атагын.

Жайытынан алыс көтпес жылкыдай,
Тоолук кыргыз тоо желинөн курчумай.
Аталардын чычаласын тутантыйп,
Душманына отту кезеп турчудай,
Ағын суусу эне сүтү жан азық,
Табериктей түбөлүккө турчу жай.

ЖЕР КӨЧКҮДӨ КАЛГАНДАРДЫ ЭСКЕРИП...

Тоолуктарым, мынча тоону өрдөшөт?
(кайдан билет алда кийин жер көчөт).
Колдон алып, тээ түзөңгө там кур дөп,
Айткандарды «оо атаңды» дөп тилдөшөт.

Тоодо барбы алалбаган мүлк дөсек,
«Тоодо менин киндиң каным, жан дөшөт.

Үзүлсө әгөр үзүлөрү бир тамыр,
Ар жагында аккан булак кан дешет.

Мейли дешет топурагы, карыбы,
Көчкүсүндө калсак тагдыр-заары бу.
Атам жашап, бизди тапкан кийинки,
Тагдырлаштын көндиги же тарыдыр.

Кыргыз өрдөйт, өрдөө үчүн жаралган,
Ал анткени-тоодон түзгө тараалган.
Төмөнүрөөк түшүп келсө айылдан,
Кан тамырдын бирөө өлөт тарамдан.

ӨЗ ЖАНЫН ӨЗҮ КЫЙГАНДАР

Күн шооласынан
түн иңиргө качкандар,
ашып барат эсеби
тозокко эшик ачкандар.

-Жинди,-деди көргөндөр,
-жинди деди-
боюн таштап өлгөндөр,
Жашабай жатып
түбөлүк түнгө киргөндөр.

-Не келишти?-
Ата-энени кубантып,
Не кетишти?
Ажалга жанын сурантып.

Күнөө замандабы?
Кут туткан
Энедеби?

Тогуз ай курсагында
Толгоосу күч төрөгөн!

Жигити болбой сулуунун,
Көлини болбой Эркиндин.
Ашаткы окшойт акылың,
Алыстап алыс серпилип.

ҮЗӨНГҮ

Кебетеси толуп турган күз өңдүү,
Көрдү анан боордогу түзөңдү.
-Атты, тарт!-дейт небереге чоң ата,
Жакын болсун бутка тебээр үзөңгү.

Чал отурду байтал белин ийилте,
Албаганы чапан-тонун кийип же.
Өрдөк моюн укуругун такымдал,
Жылкысына жүргүп көтти-бийиккө.

Анан айтты: анткенинин себебин,
Учур көлөт үзөңгүнү төберинң.
Учуп жүргөн учурдасың азыр сөн,
Түздү тандап атка минөт дөбегин.

ӨЧПӨС ҮР

Бир ырым бар, окуй берөм кайталап,
Окубасам жүрөк өзү кайталайт.
Эски ыр
Туулганда жазылган,
Өмүр өтсө
Өчпөйт менин абазым.
Кожоке!-кетпес мөөрү басылган!

ОТОНУ ЖОК БИРӨӨГӨ

Жолу кайда өткөн ата-жотондун,
Азыргача курбай жаңы отонун.
Тукум деген түрүктүудан башталат,
Кандай назик үнүн угуу ботонун.

Кырктын кырын кыроо басып келатыр,
Жайма сакал кыйла жашты жөпатыр.
Борсойгонум, бой жүргөнүң ой төбээр,
Очогундун оту өчпөсүн...Жер баатыр.

БЕЙИШ ДЕ

Жакшы көздөр жайнап турат чагылып,
Жашырып сыр дидарыңа жалынып.
Сезимдери сокур кәэ бир боз балдар,
Калат оту күйбөгөнгө чалынып.
Келет анан ортодон бир наристе,
(кеleчекте болсун дейли периштө).
Күл чукулуп, чычаласы түтүндөп,
Экөөнүн тең күндөрү өтөт кейиштө.
Турмуш деген кырк кулактуу казан бар,
Ортоңордо кайнап турса бейиш де.

ОО, ТЕҢИРИМ

Көрсөм кино,
мушташын да тиштөшин.
Жалган мунун,
экрандан түш дөшиң.
Ойнол аткан
өспүрүмдүн оюнда,
Өмүрүнө

келген сымал кеч бешим.
Атышуудан
тойдум деген карылар,
Билбей калды,
жан көчтиге не дешин!
Акыл айтып
айбандыкка алмашты.
«Тарс!»- этмейдөн
жардырууга жармашты.
Ыйман качып,
ынтымакты тепкөндер
Сый ордуна
жылан беткап кармашты.
Жан кечтиден
качат ажал алсырап,
Анын көзү
баратпайбы кансырап.
Мұртәз ага
шаар мұлдә кулашы.
Антпегендө
калат окшойт алсырап.
Оо, Тәнирим!
адам оюн ондогун,
Жан кечтини
жегич кылып койбогун!

ООМАЛ ДҮЙНӨ

Оо. Менин жакындашым, жатындашым,
Башым маңда-акылдашым.
Жакындашым дегеним-
Аталашпыз!
Жатындашым дегеним-апалашпыз.
Анан кантип чочубайм карап туруп,

«Тер-рор» дөгөн кара доол
Келатканың жанды жулуп.

Берекесин учурup
Кара жердин,
Бей акылдар дуулады бийлик минип.
Сөл суусундай бир күндүк күчкө кирип,
Ысык жаны чыкпай-чыгып
дүнүйөсү пайдасыз кумга сиңип.

Көчмөн өзү климат жер тандамай,
Көк муз доору түнөөдө бир жеринде.
Бир жеринде жай мүнөзүн сагынмай,
Планет!
Планетке мүлдө дүйнө багынмай.

ЖАЗ КӨЗ ЖАРДЫ

Тескейлердин ак чапаны сөгүлүп,
коктулардан ымыркай чөп көрүнүп.
Муз булактар күлкү чачып жарыя,
Сүйүнчүлөйт, көкүлдөн тамчы төгүлүп.

Тирүүлөргө тирүүлүктүн келгенин,
үмүтүнө үмүт кошо бергенин.
Үзүлбөгөн жип сыйктуу өмүрлөр,
Узарарын күнгө-жылга сөн менин.

ЫР ДААМЫ

Ыр окусам рахаты жанымдын,
ырга айланып бараткандай жаныңдын.
Ысыгынын биреөсүнөн жыт келет,
ырдан аккан, жүрөк бүрккөн каныңдын.

Ыйык көлөт, ыйык талант кыргызда,
ырдын даамы-дандын даамы-наныңдын.

ӨМҮР-ӨЛҮМ ЖАРЫШТА

Үйлөп коюп тамекинин түтүнүн,
Күтүүдөмүн иштин азыр бүтүмүн.
Жолбун канчык анда азыр баратыр,
Ээрчитип көзүн ачкан күчүгүн.

Күрүлдөгөн кыйма-чийме маторлор,
Жупташкандай боштугу жок ортолор.
«Каңк!»-эткөн үн жүрөгүмө сайылды,
Күчүк калды колдоору жок колколорор.

Миң сан авто..
кулкү жүктөп кәэ бири,
кәэ биринде
санаа тарткан суз түрү.
Ортосунда
өбүшүүдө экөөсү
жаз сөзилип кыш күнү.
Айдоочу мас, авто мас
Жол да мас,
Жолдор «жинди»
Тоскондору- болуп кас
Шимирилип
Дөңгөлөктөр жөл жутуп,
Чимирилип:
Учту алар чыкпай жаш.



СӨЗ

Сөздөрүмдү ырга айлантса болчудай,
Чебер акын ширештирип койчудай.
Сөз сөз эмес, күйүп турган от-жалын,
Көмтигиңди бүтөй салып заматта,
Ашык жериң ардантырып ойчудай.

Тыкылдаса эстүү экен дөп болжобо,
Эшек чомун берсөң алат олжого.
Нысап дөгөн ач көздөрдөн жылаңач,
Качып жүрөт, буйтап жүрөт он-солго.

Дарбазасын бузуп салып нысаптын,
Сыныктарын сатып жеген он сомго.
Күтүп жүрүп...
Кимден үмүт... Ач көздөнбү?!--
Келчи мыйзам айындалган он жолго!

АҚЫНДАРДЫ ОКУСАМ

Бир акынды окусам бакчадаймын,
Бир акынды окусам ачкадаймын.
Бир акынды окусам жалғыз терөк,
Бир акынды окусам бейиш келет.
Бир акынды окусам аска болом,
Бир акынды окусам жашка толом.
Ойлор батпай башымга тамыр тебет,
Ойлор батпай башымга тамыр көбөт.



АЙТЫЛБАГАН КЕРЭЭЗ

Бабаларым менин бабаларым,
Уйкаш үчүн жазылбады ырларым
Бир тукумуң миңинен ашкан эбак,
Ак баталуу айтканың дубаларың.

Бубаларым сөөгүндөн айланайын,
Ала-Тоону мөкөндөп байланамын.
Кайратыңы биздерге аштап коюп,
Жүүнү бошту өрөөнгө таштаганың.

Жаман иштин жанары жок эх!-деймин,
Жакшылыгы келер сааты кеч деймин.
Кекти куубай, жол бергениң оң болор,
Жаратынан ыrbайт азап чекмейин.

Желкөнди сөн көрө албайсың буруулуп,
Ажал турат жең ичинен сууруулуп.
Катуу сөзгө каяшаңды берөрдө,
Көлбетиңин жаны калбайт кубулуп.
Парасатың андан ашса үлгүрүп,
Акылыңды алмаштырат пул улук.

ЫРААЗЫЛЫК

Көөнөрүп биз баратабыз акырын,
Жоготкондо акылдашар жакынын.
Күн алышта издөп анан, чокондой,
Басканымда тырыштырат такымым.

Көгүчкөндөр учуп кеткен уядай,
Көп акылдуу көчкөн жайыт кыядай,
Көк сакалдар көп болчубуз кечээ эле,
Кемегенин бир жак бурчун ээлөгөн,
Көсөөсүндөй калдымбы дейм – Кудай ай!

Көңүлдөштөр кетти кептер өндөнүп,
делөбемде толкун турат дөмдөлип.
Издеримен изин улап бараткан,
балдарыма бал-ли!- деймин дөм берип!

Ыраазымын басып өткөн кадамга,
-Жаша!- деймин окшоп өссөң Адамга!

КҮНДҮН КӨЗҮ-КҮЗГҮ

Тунук нуру асман бетинде,
Ай ааламга түшүп чайпалып.
Ачыктыгы айкөл периштө,
Материктер турат чайканып.
Окшото албайт чийимдердө,
Түбөлүктүү сүрөт эскизи.
Белегиби бизгө жиберген,
Кудайымдын күзгүсү.

НАРИСТЕ КҮТҮҮ

Өткөн сайын өкүмүндө күн жаңы,
Өсүп барат аялымдын курсагы.
Туюум башка, жаркын жана кумарлуу,
Өнүп чыккан өзөгүмдөн перзент дөп,
Жээрип барам ойрондолгон кусаны.



ЧОҢ АЛАЙДЫН КАРАМЫГЫНА КАТ

Көз нурумду Чоң-Алайдын кары алышп,
бозомуктыйт, жолдор алыш агарып.
Кыранда өскөн бир түп арчаны,
нокот кылышп, эңсеп барам Карамык.

Адым туруп, алыш мәндөн жарапышп,
этек жулган шамал қырдан жаланышп.
Дәбәчөндөн көккө жетип тәбә чач,
мына жетем, ана жетем Карамык.
Көксөем канат бир күчкүттөп алганды,
күн шооласы көлет сөндөн таралышп.

Кайрып көнгөн можакеттин мылтыгын,
Ажар* апа жөрин коргоп тынчтыгын.
Жалгыз чыгып үшүн алган душмандын,
аялды көр, эрден өткөн курчтугун!

Ажар-1999-жылы Чоң-Алайдын Карамыгына басып
киргөн можакеттерге каршы күрөшкөн аял.*

ЖАРАТКАНДАН СУРАДЫМ

Чыңалышп да, чыйралышп да кумарым,
кол тиөрде атылчуудай турамын.
Сагынуунун сан жолдору табышып,
Сунчуколуң, Жараткандан сурадым.

Бир айылда, алыш әмес арабыз,
Жашообузду өтсүн десек, «жарасыз»,
Эки жәэкте эсен жүрүп, терс караш...
Аталабы: тириү жетим балабыз?!

ОЗУЙПА

Сый жүргөнүң калк кадырын утканы,
Улгайганда оозго алар-кутманы.
Айта жүрөр артта изиң болбосо,
Теги жок деп, терс бурулат бүт баары.
Калайыкка берөрим бул чоң бата,
«Улуу элдин улагасын Кут даары!»

КҮЙҮТ

...Күйөрүмдөй жаным ачып ыйладым,
Буркурадым, буулуп жүрөк кыйналдым.
Катардагы бир досторум болсо да,
«Өлүм!»- деген апаат сөзгө кыйбадым.

Башка болчу менин жолум, анын да,
Бир кырсыктан эрте кетти чагымда.
Алып калганperiштедөй калкалап,
Көлбей колдон «сапар» тартаар маалында.

ТИЛ

Тил –
Топуракка жуурулса да
Топуракты жарып чыгат.
Сууга чөксө да
Түмчукпастан атып чыгат.
Учса көккө
Алты катар асман астынан
Үн салат:
«Жөргө салам!»
жети катар
жерге көмсөң

жүрөгүнөн үн салат:
- Барсыңбы адам!

Жан барда
Тил бар дилдери бир
Жашоого улайт кадам!

Унчукпас тил бар
Уңгусун түшүнөт.
Уңсұз тилдөн
Уу, жалын күтүлөт!
Ачық сөз – атылат оқ,
Айтылбаганы - қүйбес чок.

Калемпир сүйкөгөн тил,
Балга малынган тил,
Чалканга чагылган тил,
Чагымга алынган тил,
Ушактын кулагын бураган тил,
Узактын кулагы тил,
Шамалды бороондоткон,
Биреөнү озондоткон,
Бүргөнү «төө» көрсөткөн
Биреөнү
Биреөгө «бөө» көрсөткөн.
Акчаны ак кагаздай
Адамдын изин баспай
Аруулук адалдатпай
Алдастап өтүп жазмай!

Тил болсо
Кумурска сүйлөбөйбү
Тил болсо
Пил деле,
Денизди мекендеген,
Балыктар үндөбөйбү!

Тил – курал -
Окту да кайтарат.
Тил дуван-
Душман демин майтарат.
Тил жан алгычка арачалап
Жакшылыкты ийдирет.

Тилдин мөөрү -
Өлүмдөн да азғырат.
Тилдин мөөрү-
Кыш күнүндү жаз қылат.
Тил ширини-
Жашоо күндүн жаш ыры!

Тил өктөм күчтүү,
Найзадан миздүү,
Тил жүүлүн өрттөйт
Чагылган мисал
Бир жанып өтчү!

Чакпа бирөөнү
Чагыласын!
Акта, акыл жетсө
Акыры сагынасың.
Адамдын, макулуктун
Тилинде айырмасы!

ЖАШООНУН КҮНДӨЛҮГҮ

Шандуулар шапар тепмек,
Дооролор айлан-көчөк.
Алсыздын айласыздан
Албырган оту өчөт.

Көлди де шамал айдап,
Көмели доорлордун.
Кесири бирөөгө айдак,
Добулу оордоду, оордоду.

Өттү де оорчулук,
Келәэрин күт бу дүйнөнүн.
Жарыгың заматта өчсө,
Тушалып, калат үнүң.

Таранчы учса дүр дөп,
Дүйнөнүн жаңырыгы.
Баланын ыңаасында,
Жашоонун жаңы ыры.

Асканы ураталбас,
Адамда аялуу күч.
Акылы толо эместер,
Асман алдында «Ак чүч!»

Жылаңач бак-дарактар,
Жылаңач кол чабышат.
Жылаңач «Өспүрүмдөр»,
Жылаңач кол алышат.

Үзүрсүз сүйүү-муну,
Үмүтү - көлечексиз.
Калл жашоо кайдыгерлик,
Курулай эсеп-тексиз.

Планет ыйлап турат,
Планет-
«Ким бирөөнү» сыйлап турат,
Курулай кыйкыруудан,
Кол чабуудан,
Курулай багынуудан.

МЫСКАЛ *(тарыхый эскерүү)*

1939-жылдагы Мыскалды тириүү сездим,
1959-жылдагы Мыскалды тириүү сездим!
Азыр да тириүү сезем,
Жаша талант,
Жаша талант!
Ой мөнөн обондун мөридианын көздим.

Көчүп келаткан булуттар түрүлүп,
Сыбызгы обондон жарылды бүлүнүп.
Жайдары бир үн чыкты чыгыштан,
Толкуну тоо жарып, топ жарып сүрүлүп.

Сөн ырда Мыскалым
Жайлоо да күтүрөйт.
Сүйүгө мас балдар-
Көөдөндө түтүн өрт.
Беш көкүл жүргөн кыз-
Шүүдүрүм жиреген
Чилдени сезбөөчү-
Дөнедө бүтүн өрт.

Обонуң жылтыып бороонду,
Обону Ак тоого оролду.
Ак тоолор ағылып көчкөнчө,
Мыскалды угабыз
Мыскалдын үнү өчкөнчө!

СЫН

Бул дүйнөдө ким түшүнөт, түшүнбөйт.
Тагдырлары башка, башка ырдаган
Ойлоп көрсөм мээбиздин өзүндө ,

Эки миллиард түйүнү бар чырмалган.
Ырыбыз да, чырыбыз да өзүнчө
Өзгөдө эмес, өзүбүздөн сыйналган.

АЛА-ТОО

Омоктуу аска зоолоруң
Өркөттүү нарлар жаткандай.
Өмүргө кошуп байлыкты
Өзүнө тынчтык каткандай.

Өбүшөт булут асканы,
Өрөөнгө жарық чачкандай.
Кылымдын көбүн өткөрдүң,
Кыргызга болуп мекен жай.

НАРИСТЕГЕ КАЙРЫЛУУ

Көз ачканда карегине,
Жылдыз нурु төгүлдү.
Үйлаганда маңдайынан,
Жылдыз нуру төгүлдү.

Мен кубандым толкуп, толкуп,
Сөнин үнүң укканда.
Мекен күлдү аба берип,
Балыр оозун ачканда.

Таттуусундай эмчек сүттүн,
Энең бергөн биринчи.
Алпештегөн, ардактаган,
Бакыт нурга киринчи.

Атыңды өзүм атагандай,
Сактап койдум дилимдө.
Зергери бол мекенимдин,
Тепкич курган илимде!

АЛМА ДААМЫ

Өзүң бергөн алма даамы,
Таңдайымдан кетелек.
Бәлүштүргөм сага дагы,
Жүрөгүңө жетелек.

Өзүң бергөн алма даамы,
Тил учунда турганы.
Ак сүйүмдү бергөм жаңы,
Көңүлүндү бурганы.

Учур көлип билгизермин,
Сөндик болгон оюмду.
Жүүлүнүмдөн сезсем болду,
Күйүт басар оюңду.

КУПЛЕТТЕР

Кирпигиндөн жаштар тамат,
Жалбыракта шүүдүрүмдөй.
Сагынчым ошончолук
Чок салганбы күйдүргүдөй.

Ашып барат мөнде күйүт,
Ууртуңу көрбөй калып.
Чөгүп көтти көнүлүм суз.
Жүрөктү сөн отко салып.

Жел аргыда кеттиң окшойт.
Жебе жетпес куюндей
Жалбырактай учтуң окшойт,
Жашыл көгүң туолбай.

Дарыянын шоокумунан,
Сенин үнүң жаңырат.
Таңдын соккон желаргыдан
Сенин үнүң ағылат.

Нәшөрү бол чыйрыктырган.
Жаздын бир күн төгүлгөн.
Ачылганда күндүн жаркын.
Нуру болчу көрүнгөн.

АТА МЕКЕНИМЕ АЛТЫ СӨЗ

Жол чакырат максатым болуп чырак,
Алыстықа алысты алып курап.
Канча жүрсөм кайдадыр кызмат менен,
Мекен менен эсимде үйүм турат.

Кайрыларым, көрөрүм турак жайым,
Мени тапкан, мени баккан ынак жайым.
Мертинбестен жаша деп ак тилегим,
Мекен – ошол үйүмө кагылайын!

КОНГУРОО *Саламат Садыковага*

Баткөнде өскөн гүлдүн аты Айгүл,
Бардыгын батырдыңбы жайып жай дил.
Болбосо боорлошуп өстүңбү же,
Айгүлгө чырмалышып тамырың бир.

Сен ырда өрүк гүлүн Баткенимде,
Жаз болот күздө жөнөп кеткениндө.
Бар бол деп жалбырактар кол чабышат,
Кышы жок сенин үнүң үккан жерде.

Көл издеген өрдектей көктө бийик,
Каңкуулаган жигиттин башын ийип.
Сызып учат созгон үн алда кайда,
Сагындырат ыраактан ыргак сүйүп.

Таңкы желдин шамалы сөрүүндөтүп,
Кеч күүгүмдө ырахат жан сергитет.
Сыбызгыган үнүңдү сагынып ай,
Жаныбызда болгондой жанды эргитет.

Токою көп тоолордун күкүгүсүң,
Күкүгү эмес ал тоонун бүтүмүсүң.
Ошол тоолор жаңыртат сыбызгынды,
Ошол тоонун тоголок күкүмсүң.

Бир толгоо ичинде миң толгооң бар,
Бир ойлооң ичинде миң ойлооң бар.
Үйлоолордун артында ырахаттуу,
Үуртуңан жылмаят кошулган жар.

Кекүрөктө кайрык кайрып обондор,
Табылгандай жок буюум жоголгон.
Жалбырактын шыбышынан үн угам,
Кайдагы бир жоопсуз калган соболдор.

Арчалардын арасынан көрөмүн,
Келет менин сени издеп жөнөгүм.
Ай талаадан Айгулгө окшош гүл чыкса,
Сен деп сезип сага арнап теремин.



ТАРДЫК

Тардык кылба тардын тардыр жашоосу,
Тардык тагдыр жансандырган азоосу.
Кенөндикке кесирленбө, эсирбө,
Барга бардыр берекелүү ашоосу.

Ырыссысын ынтымактап бөлүшкүн,
Ымыркайга өмүр тилеп келишкин.
Адалдыкта бар өндөнөт ачык сыр,
Аз өмүрдү ак дил менен көрүшкүн.

Көрө албастык канды иритип капкара,
Көрө албастык мээ кайнатар дарт жара.
Пейил күтүү жакшылыктын онуна,
Чолок сөзим сөөктөткөн сарсанаа.

Ушакташып улгайды кээ карылар,
Ушак-өмүр кыскартуучу жагы бар.
Узун жолдун учун кыска күтпөстөн,
Тардык кылбай узак жаша баарынар!

КАЙРА КЕЛҮҮ

Назик сүйлө, назиктиктин бар даамы,
Наз күтүүдөн жашап келет бүт баары.
Наздануу бар, тартынуу бар кыргызда,
Нарк-насилдин таза келет арт жагы.

Боордошум жүрөк кагуун катуубу,
Кыргыз сүйөт өктөм өткүр катууну.
Жумшактыкты калкыбызда жактырбас,
Ыкыластан ыраа көрөт атууну.

Бирикпестик бийлигине таарынып,
Бир данектөн бөлүнсө эгер жарылып,

Бүтүндүккө кайра айланып көлөрсүн,
Бүгүн эмес, эртөнкини сагынып...

ТҮБӨЛҮК

Көз ачкан наристе кезимде,
Алланын атын угуздун.
Ойготуп жашоо сезимгө,
Пайгамбар барын туйгуздун.

Периштем кулакка жакындан,
Шыбырайт ак сезүн аруулап
Пайгамбар көрүнүп закымдан,
Пендеге «бөлөгин» тартуулап.

Жүрөккө жылуулук жиберип,
Адалдық ағылып жүүлүндө.
Кан мөнөн тазалык үрөлүп,
Кудайдын руху тирүүмдө.

Барлыгын, бирлигин Алланын,
Буйругун жеткирген биздерге.
Элчинин жарнама салганын,
Угабыз тоо, токой, түздөрдө.

Дүйнөнүн алкагы колунда,
Алла сөн, ченөмсиз улуусун!
Пайгамбар мусулман оюнда,
Каалайбыз түбөлүк туруусун!

ЖЕТИ ДУБАН ЖЕТИ ШАГЫ ДАРАКТЫН

Өрүк гүлдүү жаз айында бейиштей,
Өсүү алып көлөр күнгө өрүштөй.
Өзөгүнөн өстүрүшкөн өрүктү,
Өсүп барат баткөндиктер жөр иштей,

Өрөөн жатат батышында мекендин,
Өзгөрүүгө өмүр улап жөңиштей.

Ак – Бууранын буркан-шаркан акканы,
Буура сындуу жашоо күүсүн какканы.
Чыккан күндү батышына күзөтүп,
Агуусунан кыргызымды тапканы.
Күүсүнө окшоп, күүгө келип шамалы,
Күчтүүлүгү-Манас кылъыч чапканы.

Жер бүткөндөн сулууланган көлбети,
Жаралыптыр Ысык-Көлдөй бермети.
Жаштыгынан жазбай келет сүйүдөй,
Жашыл жоолук жароокердей кел дөши.
Дүйүм бактуу мүрөк суусу, булагы.
Дүйнөдөгү тынчтык сүйгөн эл дечи.

Тоолор койнун токой кантап жаңгактуу,
Көл сакталып Сары-Челек ардактуу.
Жалал-Абад жашыл бейиш билгөнгө,
Жасалгандай таштары да жаргактуу.
Алма жыттуу, алча жыттуу айылы
Алла-Таала тартуулаган тармак бу!

Чууда салган мамыгындей көрпөнүн,
Чүйдөн көрөм жаткан дүйнө көркөмүн.
Кут уюган кутман талааң куллупурup,
Курчап турат Кыргызстан чөлкөмүн.
Кайратынан каршы чыкпас душманы,
Касиеттүү кебөлбөген өлкөнүн!
.Күүсү күчтүү күйгөн оттор шарынан,
Күн чыгышы-башталышы Нарындан.
Күчкө толуп, кырчын жаштык учурда,
Көк аскаңда эрибеген карыңдан
Кут түнөгөн кутман журтум берешөн,
Кумарлануум тарап турган сагынган.

Бар бол кыргыз, жети башка бөлүнбөй,
Бир дөнөгө канды сактай жуурулуп.
Мекен турат бейишимдин төрүндөй,
Баркта кыргыз, кызыл қындан суурулуп.

КАРЕГИМДЕ АК ТООЛОР

Карегимде ак кар баскан,
Калды ак баш аскалар.
Алыс жолго тумар қылып,
Ала кеткен канчалар.

Төө кайкыдан өтүп кетсө,
Төбө чачты тургузган.
Тоону көздөй келе берем,
Төрүн сурап кыргыздан.

Касабалуу капчыгайда,
Калды миң-миң ирмемим.
Кандайлыгын сындай билсөң,
Кимдигимди иргегин.

Окшошконбу катуулуктан,
Сакадай бир ташына.
Жумшактыгым жер энөдөй,
Гүлдөр өскөн жакшына.

Тоодон алгам сабырдуулук,
Топук қыла шүгүр деп.
Токсон тогуз тоскоол ашсам,
Тоодон көңүл түңүлбөйт.



БИР ДҮЙНӨ

Желмогуз өндүү булуттар,
Жел жүрсө өңүн өзгөртөт.
Көк асман турат баягы,
Көөдөнүн кимдер бәксөртөт.
Күн нуру ороп ааламды,
Ақакка боеп заматта.
Адамга салам жибөрип,
Алдыга сүрөп барат да.

Кир суулар акты бозоруп,
Кирдөнди дүйнө агымы.
Кетпесө болду тузу уруп,
Кең жөрдин кейпи тарыды,
Күн, Айдын аздап жарыгы.

АТАДАН АРТЫК УУЛ

Улуу элдин уюткусун улаган,
Уул барбы?-деп уламыштан сурагам.
Жыл тогошуп, кылымдарда көз жарат,
Акыл-оюн Ай нурунан кураган.
Перзент туулат, перзент есөт байкалбай,
Кези көлсө айлык жолго чураган.

Карек кадап Ата турат Дөбөдө,
Жылдыз жанып жаркыраган төбөдө.
Көч баштаган уулун көрүп ириде,
Балкып барат бак-дөлөткө бөлөнө.
Сезиминде: «Мөндөн артык уулум»-дейт,
Папандын бир чынарына жөлөнө.

Ынтымактын ырыскысын бөлүшкөн,
Данекерлөп өдөлөткөн өрүштөн.
Кан согусу жүрөгүнөн өткөндөй,

Короолошуп, колтук ачып көрүшкөн.
Жениш үчүн жүрүш жасап көлөткан,
Эр жигитке эли бата беришкөн.

Байыркы Ош Бабур түнөп өткөн жер,
Сулайман-Тоону кичи Мекке дешкендер.
Тоо алыстан Буура жаткан өндөнөт,
Бир ажайып жер әкөн дейт кеткендер.
Байыркыны азыркыдай жашарткан,
Уул кадырына ушундайча жеткөндер.

Батыш-Чыгыш жибек жолдун бир тому,
Откөн-кеткөн көрбендердин бир тобу.
Көөнө тартып Ак-Бууранын жээктөри.
Күтүп жаткан Мелистейди миң жолу.

Жашап калаа жашаргандай баратат,
Жайып кучак жараашыктуу он-солу.
Мекен сүйгөн Мырзакматовтой уулдун,
Чыкмагы чын миндөн бирөө олжолуу.

Толгон учур чайпалаардай көрүнүп,
Улам чочуйм кетпесе деп төгүлүп.
Ырыскулуу чөйчөгүбүз - ынтымак,
Ыдыроосу көбөйбөсүн сөгүлүп.
Кудреттен кубат тилеп жүрүбүз,
Акак жерден айрылбаска бөлүнүп.

Бак өстүргөн багбандын тилегиндей,
Калаа жүзү кыздардын илебиндей.
Назик, сулуу соолубас жашылдуулук,
Өсүп турсун Ала-Тоо шибериндей.
Көк тиресин калаанын керегеси,
Кыргыз өскөн боз үйдүн тирегиндей.

КУЧАКТАЙ АЛА КЕТЕРМИН...

Жашыл аалам, жашыл дүйнө,
Жалганы жок, сөн сүйлө.
Жылдар жылып, күн учуп,
Жаңылбай келет бүт мүлдө.

Айлан көчөк Аалам сөн,
Алдуусун да жетпөйт чен.
Өзгөрүлөт мезгилиң,
Өзөгүң кыш-жазга төң.

Картаю жок жүзүндө,
Кыйырын жаздай, күзүндө.
Кылымды кыйгап учурсан,
Кайгыруу конбойт түзүндө.
Жашоомдун өчпес жашылым,
Жай татып өмүр азыгын.
Жасалма заман келсө да,
Жайма жай келет басыгын.

Жаш дүйнө менин жашылым,
Жанымдай көргөн ашыгым.
Кучактай ала кетермин,
Кырсыктын көрсөм жазыгын.

КЕТПЕЙ КАЛДЫ

Көлдүн бетин тилип кеткөн кайыктай,
Бир кусалық келет көптөн айыкпай.
Балапандай жүрөк туйлап көөдөндө,
Күндү күтүп чарт ачылган чайыттай.

Тармал булут сөнин чачың өндөнүп,
Талаа жаткан сыйдырымга желденип.

Кәэде түсүң окшой калып ирмемдө,
Таажысында турган гүлдөй төрмелип.

Жакын туруп, алыстады аралық,
Жетүү деген умтууулар саналып.
Кайра келчи, карегиме катайын.
Кетпей калды кусалыктар таралып.

КҮН ТӨРӨДҮ

Күн шооласы сени төрөдү,
Күн шооласы мени төрөдү.
Сеники, меники дебей,
Кийинки нурду бир көрөлү.

ТИЛЕП КЕЛЕМ

Сурап калса кимдигини сени ким,
Бел кубаты атаң менен энөндүн.
Мекениңдин бекемдигин сактаган.
Каны кайдан согуп турган дөнөндүн.

Мекен турат калыбынан өзгөрбөй,
Биз барабыз мээ иштебей, көз көрбөй.
Бир айылдын түлкүсүнө айланбай,
Жашоо кана, байыркы бир кездердей.

Акча дагы көпөлөгү шайтандык,
Арабызды алдастатты батмандык.
Абийирибиз алтын менен алмашып,
Аруулуктан алыстадык кутмандык.

Хан-Тенирдэй тилейм эми бийиктик,
Урууларды бөлбөгүлө жилик-жик,

Улуу кыргыз улуу Манас өлкөсү,
Күн чыгыштын күнү болгун тийип тик.

КҮТӨМ КҮНДӨ

Селт дедирип сезимди ойготоорум,
Уктап калган тамырды толготоорум.
Карлыгачтай закымга кайгып кетип,
Билалбадым заматта жоготоорум.

Көрүнбөскө жашынып альс учуп,
Сагынычым калабы кайра курчуп.
Сөөлөтүңү мен көргөн таң алдында,
Улантамбы жашоому гулгө тумчуп.

Карлыгачым бир кайрыл суранычым,
Карааныңды көргөнүм-кубанычым.
Шириндигин таптакыр таркалбаган,
Күтөм күндө канымдын уланышын.

АРМАН ҮІР

Күн чубактап тийгенинде рахат,
Караңғынын жыртып салып көпинин.
Жүз жыл өтсө кумарлануум канбаган,
тургузалбай жүрөм өмүр сепилин.
Жарк дөгөндөй бул көз ирмөм, бул өмүр,
Толбой калды акыл, сезим жетилүүм.
Алды жагым үмүт, арт жагымда мунарык,
Кетип барат айга окшоп кетилүүм.
Аба дагы үп болгондой өлчөнөт,
Толгоосунан токтоп барат чертилүүм.
Татым туздун даамы калып тандайда,
Аттиң арман, жакын калды мертинүүм.

Кимдигимди кимдер кантип айтышаар,
Өткөнүмдө элден алыс сөрпилүүм...

Эзелтеден бирге болгон жаныбыз,
Эзелтедөн бирге соккон каныбыз.
Эске келип эрөөлдүккө барышпай,
Ээн баштыктан арылалы баарыбыз.

ЭП КӨРМӨК ЭЛ

Кечээ күнү тааныштык да достоштук,
«түбөлүккө» дедик, анан коштоштук.
Бүгүн дагы бет келишип турабыз,
Ниетибизде орун алган окшоштук.

Азыр дагы чон базардан кездештик,
даам татып дасторкондо тердештик.
Аалам, адам, көр тирилик калбады,
Жанды багып жашаганды эр дөштик.

Артыбызда арман кылар издер жок,
Көздөп келер сөргек жандуу көздөр жок.
Куу шамалдан куураган бир дарактай,
Гүлстанда биз жөнүндө сөздөр жок.

Жайдак көлип, жайдак кеттик жалганда,
Күндер ыйлайт, айлар ыйлайт арманда.
Жанды баккан экөөбүздү телчитпей,
Эп көрмөк эл эрте кетип калганда...



БИР ТОГОЛОК КАР УРДУҢ

Мени көздөй бир тоголок кар урдуң,
Ыңсыктықты кардан алып мен турдум.
Урдуң дагы учуп кеткен жылдыздей,
Удургутуп жүрөгүмдү сөн бурдуң.

Урса экен деп денем турду сагынып,
Уурданып келө жаттың ағылып.
Учкан желден чачтарыңды желпиген,
ууз сүйүүңө калдым окшойт багынып.

Тал чачтарың үлбүрөгөн өрүлгөн,
түндүн түрмөк булутундай көрүнгөн.
Күлгүн жаштын периштеси өндөнүп,
атаар таңдын асманынан төгүлгөн.

КҮБӨЛҮК

Алма гулу жаап жаткан кар сымал,
ал батышта жүргөнүндө кан кечип.
Бул ааламда жаркын жашоо тар сымал,
карыш жер деп карши туруп жан кечип.

Кызыл жоопук булгап калдың ошондо,
кара жоопук салынарын билбестен.
Капыс уккан кабарынан озондо,
армандуусуң калганыңа тийбестен.

Көз жашыңдын кургабасын билгемин,
карғышыңды согушчанга жөнөтүп.
Өмүр кечтиң, «өзүн менен биргемин!»,
жүрөгүңдү сагынычка бөлөтүп.

Кечээги жаш, бүгүн гүлдүү дарактай,
бүгүнкүнүн жоокериндей түбөлүк.
Жигитиндин келер күнүн барактай,
«Жениш!»-деген сөздөн алып күбөлүк.

КАР ЖААП ЖАТТЫ... ЖАЗДЫ БӨЛӨП

Кар жаап жатты,
оонайм анын үстүнө.
Сууктун өчүп илеби,
жыты көлөт көң талаадан.
Жазды бөлөп бу күндө.
кар жаап жатты...
Суугу кууруп күчүндө,
Дөнөм ысып, тер ағылып.
дыйкан болом,
эгин оруп күзүндө.
Ыңгаарынан, шамалынан
Мөн баяги
Көр мурутчан күчүмдө.

Кар жаап жатты...
сөздим тоңbos өзүмдү.
Солгун тартып бара жаткан
канымдагы сезимди.
Кычыроону кыш чилдени
Мага күздөй сезилди.

Кар жаап жатты...
ой-чукурду толтуруп.
Эртен буудай сапыраарды
Элестетөм олтуруп.

ТУУЛГАН ЖЕРИМ ТҮБӨЛҮКТҮҮ ЭНӨМДЕЙ

Кудайымдан суранамын жатарда,
Сулуулугун тилөп таңдын атаарда.
Бүгүнкүлүк өмүр жибин улаган,
Кадам шилтеп элим мөнөн катарда.

Өмүрдүн бир көз ирмөми өттү окшойт,
Өзгөрүүмү эстөткөндөй нарк жетип.
Өчөшүүнү, өжөрлүктө эр коштоп,
Жарық күндүн учкундары жарк этип.

Таткан түздүн даамын шимип таңдайда,
Баалуулугун баамдадым андайда.
Опур-топур корстон болуп жүргөнгө,
Көрөбүз деп жазган күндү маңдайга.

Жүткам аба, жүткам суусун ченөбей,
Баркын, баасын албай ойго элебей.
Каруум, жетсө көтөрмөкмүн колума,
Туулган жерди түбөлүктүү энөмдей.

ШАШПА ЖЕБЕ

Шашпа жөбе, эсептебе өмүрдү,
Тунгуюкка бургум келбейт көнүлдү.
Жутум аба солгун жанды тирилтип,
Жашартууда тырыш баскан төримди.

Шашпа жөбе, чыкылдагын токtotкун,
Мөн өмүргө тойбогон жан, опкокмун.
Бир жаркыны тийгөн күндүн илөбин,
Жутуп алып, көлөт элди токtotкум.

Чыкылдагын саттардын уккум жок,
Убакыттан утканыма көнүл ток.

Жалбырагы түшкөн өндүү дарактын,
Түшөрүмдү элестетет кыял шок.

Шырылдаба, токто сааттын жебеси,
Жакындоого жетээр чектин элеси.
Кыска құндұн жарыктарын өчүрбө,
Узай берсін өмүрүмдүн көмеси.

ҚҮПҮЛДӨГӨНДӨР

Соорун талашкансып,
Бетиңер айрылғанча,
Бийлик дәп
Белиңер кайрылғанча...
Суу төгүп келесиңер
Төөңөр тайғылғанча.

Алтынды жыйнап алдың,
Ачканы кыйнап алдың.
Бизнеске бел байлладың,
Байларга короолоштуң,
Кедейди көмсинтерип,
Итиңе тең албадың!

Балдарың «балтек» сүйүп
Кыздарың қычырап жүргүп
Аялың көптү, көптү,
«А» дегендө «алтын» түкүрүп.

Амалың ат көтөргүс,
аткарганың,
Эшекке тушоо болбойт,
Жашоону өлчөдүнбү,
Казынаң түбү толбойт.

Айтканыма
ак сөзүмдү урушпагын.
Мен дөле
эмес деймин урушканым,
сөкпө мени,
ач көздүктөн-сөгө бил өзүңдү
үзүлүп баратканын
куюшканың.

Төбөңдү
көрүп турам булут чөлгөн,
өзгөчө
өрүш алган бүтүн элден.
Чымчығы
Сыяктанып, капысынан
учарсын
Хан сарайлуу «бейиш» жөрдөн.

Күпүлдө,
күрсүлдө бактың барда,
Амал дөгөн
жакка бурулуп,
айланкөчөк, келип-кетмей бул дүйнө
атың айтылар бекөн
«Адам» дөгөн катарда!?

АЯП КЕЛЧИ

Чакчыгайдай сайрасам келесинбى,
калтырууга каректө элесинди.
Үлпүлдөгөн шооладай караңгыда,
үмүтүмдү жандырып бересинбى.

Каакым гүлдөй баш багып эрте жазда,
каада күтүү созулуп арабызда.
Кайберени окшодуң улуу тоонун,
каламынбы отуруп кара сыйга.

Кайсы күндүн шамалы айдап көлгөн,
капысынан ойгонду сүйүү дөгөн.
Көрүнбөсөң жүрмөкмүн санаа чекпей,
алектенбей сүйүүнү үйүү менен.

Талдырбачы көзүмдү аяп келчи,
тагдырыңа таянчу аян берчи.
Таа конообу ашыгым атканымда,
таалайлашым жакында барам дечи.

КҮЗ ДЕДИН

Мезгилдин жаз, жайларын жашыл дүйүм,
Чиеси жазылганда түрмөк түйүн.
Ак таңдын көзүн жарып аткан көздө,
Алгачкы ачылды эле акак сүйүүм.

Жашылын кармап туруп жалбырактын,
Суроомо жооп күттүрүп алсыраттың.
Алыстан күйгөнүңдү же билалбастан,
Муунумду өлчөй албай шалдыраттың.

Илебин гүлдөй күлүп турган эле,
Батынып, шүйкүм кылар жоктур чеме.
Колундан имерээрде басып кеттиң,
Көзүмдө оттор жанды.. күйөт дале.

Жаз өттү, жай да өттү күздүн күнү,
угулбайт жаздагыдай күштар үнү.
Күз... дедин бак саргаят сумсайыңкы,
Кеткенсип окшоп азыр жаштын түрү.

Мен дагы бир мезгилдин күбөсүндөй,
Чон үйдүн очор-бачар бүлөсүндөй.
Короондон угуп калсам шыбышыңды,
Коюндаш боло калам бар өзүндөй.

ЖАШООДО

Жашоо өзү көп актылуу драма,
Бир актысы Токмоктогу Бурана.
Кыргыzymдын калпагындай чокулар,
Капталында токой өскөн бурала.

Ак шарынан аппак бермет чачылып,
Аккан суусу атыр жөлин сапырып.
Кучактаган ай-жылдызды төрөндө,
Көк асманды катып алган жашырып.

Түйшүктөнүп даам сыйып үлгүрүп,
Ыйлап көлип, күлгөнүнө дил буруп.
Келгендер көп, кеткөндер көп санаксыз,
Турпак сага, сен турпакка жууруулуп.

Анан неге напсибизди бузабыз,
Өчүп барат Адам дөгөн музабыз.
Алкым дөгөн ажыдаардын оозундай,
Ач көздүктөн ак ниеттер кусабыз.

Ач талаада кургап жатса чөлүбүз,
Кабат үйдүн үстүн ээлөп «көлүбүз».
Өлбөй туруп тириүсүндө бейиште,
«Өлбөстөрдү» Ак үйлөрдөн көрөбүз.

Акылсыздар алсыратып баратат,
Адептүүлүк оо алыстан саматат.
Дүнүйө кор, дили-кара сетерлер,
Жаркын күнгө кара туман таратат.

Корун жыйнап, корун улап сыйымга.
Баргандар көп жан чыгарып тыйынга.
Кечээ көлип, бүгүн кетип отурса,
Адам өзү кармалбаган буюм да.

ИТЕЛГИ

Канаттуудан каржалууну билбеген,
Жардылыкта жан кечтини илбеген,
Жаралгандан жазмышына ыраазы,
Жан бүткөндөн каргыш-чууга кирбеген.

Бийик учуп, бийиктики самаган,
Тукумдары бийиктиктөн тараган.
Канатында бар эзели шукшурруу,
Төмөнкүсүн ток пейилдүү караган.

Кареги ойноп, өрдөк, чүрөк көздөгөн,
Назиктики, сыпаалыкты өз деген.
Ителгиде бар экенин байкадым,
Жазган мөнөн жеткире албайм сөз мөнөн.

КЕНЕНДИК – ТАРДЫК

Ушул талаа, ушул өрөөн көндиктөн,
Батышканбыз, айтышпастан ал мен, сөн.
Ааламдашуу шамалына тушугуп,
Байкалууда башкабызды көмсингөн.

Тикे туруп, бөтмө-бөткө келишип,
Кол куушуруп кучак жайып көрүшүп.
Ооматы зор оодарылгыс күч мөнөн,
Жаман адат-турган болсок сөгүшүп.

Оюбузда опол тоодой кыйынбыз,
Оомат кетсө татыбаган тыйынбыз.
Оозубузда опурулса осолдук,
Оозго алгыс бечарабыз жыйынсыз.

Төрөнине сүңгүп кирип төңдик дө,
Төгибизди терөң билүү эрдик дө.

Тардык менен көнөдикти айра бил,
Акыры бир эки мөтөр жердик де.

Алааматы жакындоодо жашоонун,
Арга тапчы алтыныңды таштоонун.
Көнөн болсоң көңирсигөн ааламдай,
күтөт сөндөн жакшылыкты баштоонун.

Алла сүйгөн аалам баткан көндиктөн,
Көкүрөккө албайбызыбы үлгүнү.
Тар жолуңан чыга албасаң тырышып,
Болоруң чын толкундардын сүргүнү.

МЕЗГИЛ

Жылгалардан жөө туман суюлгандай,
Жөрдин бети жаз жыттуу туюлгандай.
Желиндик үрпүн берген элестери,
«Чоргодон» муздар эрип куюлгандай.

Чилдени бөктөрдү окшойт жаздын күчү,
Өткөндөй табигаттын бир үлүшү.
Чымындын канатынан күү угулуп,
Мезгилдин бир көшөгө түрүлүшү.

«Чириктеп» чымчыктардын тили чыгып,
Жеткирген желиндерин уй ынтыгып.
Көчөнү көксөп турат жетилген кыз,
Көрүүнү бир бозойду түз ынтылып.

Соорусу жөрдин толуп тегизделип,
Соңунан дыйкан күчү тегиз келип.
Бир жаркын күндүн күчү жарапды бейм,
Байлыкка түшүмдүүлүк эгиз көлип.

САБЫР КҮТҮҮ

Кайгырба келинчегим, кайгырбагын,
Оорусун сени көрүп, айыгаарын.
Бир мүчөл келип барат айда, күндө,
Сен менен кеми толуп жайылаарым.

Кайгырба келинчегим, санааркаба,
Жоктугум унуктун да, кылгын арга.
Бүгүнкү көмтигибиз эртең толоор,
Аргасыз такабагын туюк жарга.

Өргөөбүз өйдөлөшкө өркүн тилө,
Өмүрдүн жоргосуна бергин сүрө.
Келерин унуптагын эртең кайра,
Сабырдан жаралабыз күтүп бүлө.

ЧОК БОЛОМБУ

Ачылган аппак гүлүң дирилдөгөн,
Алыстан анча мага билинбөген.
Жаныңа жакын келип тигилгенде,
Жаш акты кирпигиме илинбөген.

Көктөмдүн көркүн бөрип көлкүлдөгөн,
Көп гүлдүн көкүл таккан бөркү белөң.
Кейнекчөн кол булгаган периштедей,
Көйкөлүп көлаткандай төркүнүңөн.

Ак жоолук аппак көйнөк оңбогондой,
Саратан ысыгына соолбогондой.
Түбөлүк бир өмүрдүн кыйырында,
Экөөбүз бүтүн адам болбогондой.

Улгаюум улам өрдөп сени көздөп,
Кагуусу жүрөгүмдүн төздөп-тездөп.

Жебесин издөп барам сага атылган,
Алыстан бир атылчу оқтуу көз көп.

Сен турган жылдыз өпкөн белес бийик,
Кучактап тосуп алар айга тийип.
Томсоруп каламымбы, Гүлкайырым,
Тұтұнсұз чок боломбу сүйүп-күйүп!

ТИЛЕК

Ұйман качпас, ырыс качпай жүрөктөн,
Ұроолонуп аруулукту түнөткөн.
Уусун чачпай, балын чачсын тилинен,
Жылан жылга айтарым бул тилемден.

Кайырчыга окшобогон кут урган,
Ушул кездө канжыгабыз бosh турган.
Кан талаган коррупция соймоңдоп,
Жүүлүн чукуп тамырларды кан бууган.

Кейнек кийип шалбыраган, тытылган,
Мууну бошоп, каршылаштан утулган.
Бечарадай тилемчилик кылдырба,
Куйкалагын жегичтерди кутурган!

Ұйман тилейм ынтымакты артынган,
Ұрысы мол көрбенге окшоп тартылган.
Майдаланган урууларга бәлбәгүн,
Уулап көлгин ушакчыны сатылган!

Күлүк оозун жакшылықка бура кел,
Күлкү чачып, үлпөт гүлүн сұна кел.
Пикет, митинг бейбаштыктан арылтып,
Туу көтөрүп тунгуюктан чыга кел!

Кумга сайган көчөтүң гүлдөп өссүн,
«Кургакчылык» - дөгөндөр куурап өтсүн.
Аруу жылга айланғын Алла буйруп,
Асманымда Алтын Күн нурун төксүн!

ТОЛКУН

Толкун, толкун тобокелгө салбагын,
Тоо уратып, «Тайпундукка» барбагын.
Тажаал минсөн татаалдыкта сыйлагын,
Топон суудан өткөндөрдүн арбагын.

Толкун, толкун көздөгөнүң нө болмок,
Толкуп алыш кетсең бөле жер тоймок.
Каңшаарың күч, кабар келет алыштан,
Кое турчу, кылымдарга ой толгоп.

Күтөм сөндөн көлеринди кубанып,
Калабы деп бир кубаныч уланып.
Кайыгынды калтыратып чөктүрбөй,
Келсе экен деп күндө күтүп туралык.

ЖЕП ЖУТАТТАРГА САЛАМ КАТ (Каймана)

Жакында элө жараган,
«Жеп жуткандар» журту бар.
Жарылса да мейли дейт,
Жемсөөсүнүн курту бар.


Ээлик кылган тоо, сууну,
«Эп көлтирип» алмайда.
Көмүскөдө көпкөндөр,
Көбәйдү го жалганда.

Абийирлерин алмашты,
Алтын мөнөн акчага.
Ыйман, динин оттоду,
Ыпластан коркподау,
Ырысқысы канчада?...
Бүтүн дене бөлүндү,
Кашка, жото, баш, шыйрак.
Жүрөк байкуш бирөө эле,
Бөлүнсө
Калат бүт кыйрап.

Он эки мүчө, он эки,
Бөлүнбәйлү бей чеки.
Бир дене, бир «партия»,
Оданыбыз бар жети.

ТОО БОЛБОСО

Мүнөзүңдөн айланайын кыргызым,
Тоолорундай тоодон мөдер алганың.
Томуктайдан тоготпостук кылганды,
Торолтпостон торго байлап салганың.
Тоону сактап, тоодой өмүр сүргөнүң,
Тоонун сүрүн коштой ала жүргөнүң.
Тоо болбосо тоодой мүнөз бүтмөкпү,
Ток пейилдүү узун өмүр сүрмөгүң.





Позия
капамында



ТҮГӨЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВО

«Көл бою» көлкүп турат, толкуп турат,
Курдашың – кеткөндерди әлден сурап.
Түкөмдүн издегендей элестерин,
«Тоолордун арасынан» көздөр тунат.

«Зайыптар» өзгөрүлгөн өнөктөшүп,
Күлгөнү аз, ыйлаган көп көнөктөшүп.
Жер көзип, Батыш-Чыгыш конуш издең,
Карылар калган учур өбөктөшүп.

«Замандын биздин» эмес, азыркынын,
«Кишилер» кимгө айтышат ачуу чынын.
Өзүндөй өрнөк болор Бакайы жок,
Алысың көрө албаган сокур чымын.

«Аскарлар» арбып кетти санагы көп,
«Динарлар» жашап келет эптеп-септеп.
Бир «Аскар» качын деген атка конгон,
Бир «Динар» оокат издең кеткен четтеп.

Тукуму кыргыздардын аргындашып,
Кытайдан жээн күтүп «жаркылдашып».
Түрктөрдөн кудалашып, бапырашып,
Байыбыз кедейлөргө салкындашып.

Ал заманда: Чаргын жүргөн жер тартып,
Люба келгөн келин болуп бой балкып.
Бул заманда: кыздар түшкөн эшалон,
Капиталга айланып,
Алыстарга көтип жатат жүк артып.

Улуу журт уйпаланып, жулмаланып,
Саткынчы тикеленип, шымаланып.
Сиз өскөн Каркыраны Кытай алып,
Үзөңгү-Кууш учуп кетти «тумаланып!»

Жон терисин калктын жеген чуу салып,
Хан сарайлар каалгып өсүп тунарып.
Алгаласаң алдың тосот пикеттер,
Кайда айкын жол көрүнбөйт мунарык.

Демократия делген менен денебиз,
Каныбызда баягыдай элебиз.
«Көн-Суу» агат кемөлбөгөн нугунда,
Коррупциялую арабаны
Араң сүйрөп көлебиз.

Уңгусун улап көтөр кут имерип,
Улуулук көрөк болду, бек ширелип.
Бакайым-Түгөлбайым қөлсөң кана,
Ала-Тоон алар бөле бир чиренип.

СООРОНБАЙга

Жөнөкөйлүк көптө болсо сулуулук,
Сооронбайда артыгыраак улуулук.
Сүйүлөрү муздалап барса жүрөктүн,
Ырларынан аларың чын жылуулук.

СҮЙҮНБАЙга

Тоолор баткан жүрөгүнө эң ири,
Жылдыздарды тартуу кылган төнири.
Лира баткан Сүйүнбайды дөңиз дө,
Бүт ааламды батыргандай көнири!.



ЖУМАМУДҮНГӨ

Шамалында табигаттын ырдаган,
Шыбыраган Жумакемдин сырды угам.
Чыгышымдын сыйдырымы музыка,
Өмүрүмө өмүр улап бир курам,
Музыка Шералиев тир Улан!

ЖОЛОНГО

Шар кулкүсү окшоп кетип коңгуроо,
Шарактاشы-комуздагы оң буроо.
Бүркүт кабак көң далылуу, олбурлуу,
Жымыйганда эрип кеткөн ак кыроо.

Ырдын эми киреринде төрүнө,
Көрбөдүбү табигаты ага ыроо.
Таза жанды так өзүндөй сүйүчү,
Кирдөткөндөй берилбеген бир суроо.
Табигаттын тазалыгын сагынып,
Оорутпоого бирөөлөрдүн жүрөгүн
Батынбады көң дүйнөсү тарылып.

АНАТАЙГА

Алтынды кумдан издеген,
Алланын ак жол из менен.
Ашыктай акын көлатат,
Ак калпак кыргыз биз мөнен.
Сөзүңө бермет ширелип,
Сөөлөтү тоого тирелип.
Сезими тунук, көрөгөч,
Сөзүңөн ырлар күрөлүп...

БЕКТУРУШ **(Салгаманиге)**

Узун-узун өзөндү бойлоп барып,
Узундугун узарта ойлор багып.
Узаруусун эңсеген улап күндө,
Узак жашоо самаган ойго салып.

Жөңилүүнү билбеген ээрди кармай,
Энчисиндей талашта жөңип алмай.
Элдин улуу салтына башын урган,
Чукул мүнөз адаты топту жармай.

Ырдан бүткөн чокуга чыгамын дөп,
Ылдам келет жаңы күү угамын дөп.
Ыкшоо тартып калбаса ара жолдо,
Ыйык сүйүү сөпилин курамын дөп...

МИДИН, РАЙКАН, БАЙДЫЛДА

Ушул күнү, ушул үчөө биригип,
Көлип калса кокусунунан тирилип.
О дүйнөнүн, бу дүйнөнүн арасын,
Кандайлыгын айтаар бөлө күйүнүп.

Күйсө көрек сөөгүнөн өрттөнүп,
Сыны өтпөй, ыры өтпөй чектелип.
Тамсил эмес, укурукка илинбей,
Гүлдөп барат коррупция көрктөнүп.

Аламандын дудук болгон заманы,
Аэросартка жетти бийлик амалы.
Чындык дейбиз чычаладай күйүктүү,
Тарып барат жерибиздин танабы.

Карлыгачтар, көлгилеңи кайрылып,
Келатабыз көлөчектен айрылып.
Адабият көнөргөсү бөксөрүп,
Сатиралар ыйлап жүрөт кайгырып!

СҮЗҮҮДӨ АҚЫН КЕМЕСИ
(акын К.Сабыровдуң эскерип)

Өрүкзар төкпө көз жашты,
Уулундуң арты убайлуу.
Кылкандај талант келатат,
Сабыңда ырдын чырайлуу.

Данегин чагып жүрүшөт,
Өспүрүм Курбанаалылар.
Кубулжуп ыры кайрыкта,
Айгүл-Тоо уулун сагынаар.

Козу-Баглаң шарында,
Селкилер саамай тарашат.
Иримде эркин чабактай,
Толкунуң ырдын самашат.

Көбүктүү көлдүн үстүндө,
Ақындын тирүү элеси.
Кыялды жүктөп алышка,
сүзүүдө акын кемеси.

КАМБАРАЛЫ
*«Ноокатым барда мен бармын,
Ноокатым менен Камбармын!»*

Учурунда удургуган тумандай,
Учуп-күйүп бир орунда туралбай.

Кыргыз десө кылышынан кайтпаган,
Кылоосунда каршы турган куралдай.

Намысында өөдө көрүп толгонуп,
Тил дегенде окторулуп ойгонуп.
Өпкө жүрөк чаап келген садага,
Элим десө эт-бетинен сойлонуп.

Парламентпи, партиябы тик туруп,
Көлечек деп туралбай кол куушуруп.
Жигиттердин көкжалы деп аттанып,
Сын айтуудан тумчукпаган туушугуп.

Жалын күчөйт, жалын өчөт ирмемдө,
Өмүр өчүп, үңкүр үйгө киргендө.
- Кайран Камбар! Кайталады канчалар,
Эстеп келем эл ичинде жүргөндө.

ЫРГАГЫМДА РЫСБАЙ

Дирилдеген жалбырагы дарактын,
Ачылыши сыяктанып баактын.
Арасында Абдыкадыров Рысбай,
Аралашып ырын төгөт санаттын.

Ак шарында дарыянын толкундуу,
Ала-Тоону коштой жүргөн кол сындуу.
Аркар жүргөн аска учунан үн бөзөп,
Арзуусунан бир кандырып моокумду.

Сырларымдын ыргагында сагынуу,
Ыроо бурган ырларына багынуу.
Күүлөрүнүн толкунуна сыйызгы,
Үндөр агат сагынычтан жарылуу.

Улар үнүн угуп калып тоо жактан,
Уктаган жан Рысбай дөп ооз ачкан.
Үюткусун күүлөрдүн улуу тоого,
Улап-улап үрөнүн чачыраткан.

АТАЙ МЕНЕН МУСА

Аскалар да эскерет Атай менен Мусаны,
Берген белөм белеккө күүнүн сырны музаны.
Сөөлөт күтүп уккан күүдөн картайбас,
Ыргагынан айдаган көңүлдөгү кусаны.

Булбул дагы тыңшайт үнүн чыгарбай,
Муюп калчуу жагымдуу күү чыгардай.
Талаа көлкүп, шамалы токтой калып,
Жан аттуулар ыргалып түп чынарадай.

Комузунун көндөйүндө түнөгөн,
Кулундарын обон менен сүрөгөн.
«Ой булбулу» оомат тилеп сүйүгө,
Кан тамырга кыргыз күүсүн үрөгөн.

Улуу тоодо жарыш өскөн арчадай,
Тоту күштай үн алышкан чарчабай.
Калкым менен катар басып келишет,
«Эсимдени» бапестешип алчадай.

БИР СУЛУУ ҮЙЛАП АТТЫ, ҮРДАП АТТЫ

(Менди Мамазаировага)
Удургуп учурду жел жалбыракты,
Уурданып келген кырсык жалдыратты.
Улуу журт убай тартып мөгдөп турду,
Умсунуп бир сулуу жар ыйлап атты.

Бир сулуу ыйлап атты, ырдап атты,
Бөлүнүп кетти белөм тапкан бакты.
Балкыган мухитине ырдан бүткөн,
Бакыты ыр шарына акты-акты.

Кылымдын-кылымында жыйырманчы,
Кыйладан айырмалуу баасы баркы.
Кымбаты – улуу акын өткөнүнө,
Кыйылып башын ийүү ата салты.
Ый эмес, ырдан бүткөн түбөлүктүү,
Жолондун жоргосуна торко жапты!

МУСА АГАЙ

Көңүлдөшүм, кадыр күткөн Мусаны,
эстеп алып ичке жыйган кусаны.
Чыгарайын чыдам кетти дал бүгүн,
«Эстелигин» жандап өтүп ызамы.

Жөлдей жүргөн жетимиштин кырында,
Жемиши анын мугалимдик сырында.
Кунан таптап, күш учурган уядан,
мүнүшкөр да саяпкөр ал чынында.

Бөлмөлөрү интөрнэттын кош кабат,
Муса мөнөн ичи-тышы жанданат.
Көзүн жапкан каш-кирпиги уп-узун,
жаш окуучу алгач көрүп таңданат.

Мектеп жолдо көк төрөктөр арасы,
Муса келет Байт чалдын баласы.
Элүү жылдай ушул жолду таптады,
Коштоп көлчү көк төрөктөр чамасы.

Колдоп-жөлөп, канат болгон шак-бутак,
Бийигинде сайрап жайда бир сүтак:
«Жаша Муса!» - жашооң сөнин мектепте,
Балдар сага жандуу бакыт бир кучак!»

Жумшак болчу колу дагы дилиндей,
Жылдар жылып, биз көрүшкөн билинбей.
Интернаттын классынан карасам,
Көлатастың төрөктөрдин бириндей.

Мөмөлөрүң саябандуу бак болуп,
Жол жарышта кунандарың ат болуп,
А мектеп аты Мурза Гапаров
Өзүң бүгүн өзгөрбөс бир
Алтын куйма зат болуп...

ЧАМГАРАК

Арча жыттуу түтүн бүркүп боз үйлөр,
Чамгарагы бийик турган аскадан.
Чаргып жүрүп кетсөң дагы чакырат,
Орошондуу ордо күтсөң башкадан.

Энем кызыл, боорсок кызыл өндөшүп,
Беттеринен нуру тамган нымдашып.
Төгөрөктөп отурушат сөздөшүп,
Карылардын көби жөнөйт кырды ашып.

Анда бирөө айттар сөзүн абайлап,
Ата салтын-сыйлашаарын билгизип.
«Чамгарагың бийик болсун дайым!» дейт,
Сакалдуусун да бир үйгө киргизип.

Арттагысы көзүн аарчып бозонқу,
Эңкейишке түшөт сокмо жол мөнөн.

Үчүнчүсү үнүн созот созонқу,
«Кеттик дейби, атам кеткен жол менен».

Чамгарактан адамдарга өлбөгөн,
Күнү тиёт ак-караны бөлбөгөн.
Зээндүүлөр тардыктарды жээриген,
Табигаттын тазалыгын төндеген.

Чамгарактуу кырк канаттуу боз үйге,
Кырк уруунун кыркын алган баткырып.
Ынтымактын ырысынан даамдашып,
Ыйын эмес, ырын уккан каткырып.

Ороп турган боз үйдүн керегеси,
Уукка жете от күйгөн кемегеси.
Улуу көчтөн уланып көле жаткан,
Улуу элдин унутпас жөрөлгөсү.

Дайым турсун чамгарагым-көк асман,
Көндигинден батыргансың бай дастан.
Биз, пөнделөр кетебиз да көлөбиз.
Көнөндиккө кесир кылба талаштан.

ИНСАН

Туратбайды турмуш төрөп кайрадан,
Туурулуктан туу көтерүп жайнаган.
Кыңыр иштин кылышын үзүп кыйырдан,
Өмүр жолун биримдикө байлаган.

Адал жашоо акыйкатка аттанып,
Ар-намыстын атын минип шаттанып.
Арылдаган мэзгилдерди тизгиндөп,
Адам дөгөн атка конуп баркталып.

Жоктон барды таба билген эр болду,
Кең-кесири чаба жүргөн тар жолду.
Жалаңдаган кылышынан кан акпай,
Кедейлерге, алсыздарга жар болду.

Кек куубады, адам парзын аткарды,
Чепке барды, чептен айдап «жаттарды».
Басмачынын кууган окшоп ашууда,
Жоокердиктей жоону жөңгөн салт барбы?!
Турат өзү болбосо да кызыл туу,
Кыргызмын дөп жигит сөзүн аткарды.

ЖООКЕРДИН ЭСКЕРҮҮСҮ

...Баратканбыз жол улап,
Беш күн, беш түн уйкусуз.
Кокус түшкөн бомбадан,
Жөр да, биз да куйкумбуз.

Кээде калат бак кулап,
Колдон учат автомат.
Дене сулап кадамда,
Катарыбыз суюлат.
Өткөнүн тирүү жандан:
«Көзүмдү жаап койгун!
Жарыкты көрбөй барам,
Жайымды терөң ойгун!»

Буркураган жандардын,
Сел киптаган аңдардын.
Этегинде жатыпмын
Өлүгү көп балдардын.
Бомба үзгөн сандардын
Дене бөлөк, кол бөлөк,
Конурсуган ағып жаткан кандардын.

Эй, өспүрүм!
Согуш күнүн Апаат дегин,
Апаат жутат адам тегин!
Апаат күнүн көрбөгөнүн,
Аナンайын жөргөлөгүм!

КУПЛЕТТЕР

Кыргызда кыйла кылым кыйырлаган,
Кырчыны калбай келгөн кыйылбаган.
Караанын көргөн сайын карыларды
Канатым калкан болуп жыйылбаган.
Күзгү өмүрүн сүрбөй калды, а түгүл,
Бу жалгандан аттанды эле ал бүгүн.
Эки кылым ачкан мөнен эшигин,
Артынбаптыр аруулуктун ак жүгүн.

Күндөр келди өткөндөрдү санаган,
Күүлөр келди, сүйүлөрдү баалаган.
Оозго алар, сөзгө калаар аты жок,
Караан келип, караан өттү дегендей,
Тепсөп өткөн чөптөр тике караган...

Сүйүнү келип кетчү желдей көрүп,
Сүйүдөн өпкө, жүрөк барат өлүп.
Жүрөгүң мынча жеңил, мынча баасыз,
Көлөмүн тартып көрчү бөлүп-бөлүп.
Чапкында бир жүрөктү көп сулууга
Көөдөндү кетесинбى жөргө берип.

Мен бир жаңырык угул көлем,
Туйдубу, туйбадыбы азыркылар.

Шашууда баратабы өмүр жөбем,
Алдындан адаштырат «азыткылар».

Түз эле ашуу кырда көрүнбөгөн.
Жолумду бөгөп барат белес жолдор
Чаташуу көп окшоду өрүлбөгөн,
Ақакты булгап жаткан кирлүү колдор.

Деңиздин бети тунук, алды терөң
Дүйнөнүн катмарынан кабар алам.
Байкоомдо бирдө зирек, бирде көрөң,
Өткөндөн көлөр күндөр өтө сараң.

Жытынан бир чүчкүрүп алар дәми
Чөбүнүн тамырына байланамын
Жеримдин чыйралтырган салкын жели
Ташына бир тоголок айланамын.

Саатта әмес, күн алыста көмүлүп,
Көбөйтүүдө көрүстөндөр катарын.
Көптөр көлип, кайты мунга чөмүлүп,
Күтөт жандар кайра таңдын атарын.

Жүгүң канча саманбы же топонбу,
Кошулдуңбу катарына адамдын?
Мүдөөң кайсы, үмүтүң нө дөгөндөй
Суроо турат аттамында кадамдын.

Казаның коломтолуу,
Какшыбай турса дейм да.

Үйүңдү бийиктетип
Төпкичтер курса дейм да!

Акылсыздан акылдуу көп өндөнүп,
Көралбастык өсүп барат өрдөнүп.
Чириндиге тукумубуз айланбай
Улуулукту улай жүрсөк төңделип.

Эне-Сайга ээлик кылган оболку,
Салам берет кылымдары жогорку
Күчтүүлүгү түгөнбөгөн томдордой
Тоолорубуз өркөттөгү комдордой.

Маршы менен ынтымактын жолун бас,
Эне-Сайдын күүсүн алыш соолубас
Көк-Төңирдин көркүн карма түбөлүк,
Жарык күндүн жакшыларын сүрөлүк.

ТАЛ ЖАНА ЧАЛ

Келатканбыз чаңдуу жолдо топурал,
Жол боюнда таякчан чал отурат
Өткөндөрдүн жүздөрүнөн элестүү,
Көкшүн суутуп көкүрөгүн толтурат.

Ал эсөтеп өткөндөрдүн санагын
Кәэсин угат, кәэсин укпайт саламын.
Анын ою оо төрөндө байыркы,
Көз жетсе да ой жетпегөн талаанын.

Кызыгына баткан окшоп ойлонот
Балалыктын калган изи сомдолот,

Барып-барып бир бийиккө такалат,
дүйнө деген оодарлып козголот.

Көздөрүнүн жарык шоола өчөрдө,
Коштошуунун соңку сааты жетээрде.
Көңүлүндө таңды тосуп кыйналды,
Бир дүйнөдөн бир дүйнөгө көчөөрдө.

Балдары да болалбады шам чырак,
Чал оюнда өзү эккөн тал турат.
Көлөкесүн көксөйт дале ысыктап,
Көздүн нурун талга кадап алсырап...

ОКТУН ҮНҮ ЧЫГАТ ДАЛЕ АНДАРДАН

Кыял минип, барсам Батыш тарапка,
Атышуудан жерден кеткен жарака.
Октун үнү дале чыгат андардан,
Өткөн согуш жазган тарых баракта.

Ыр бешигин ырахаттуу тербеткөн,
Ыйлар күчөп убагында сел кеткөн.
Жер киндиги үзүлөөрдөй бомбадан,
Аз-аз калган болоруна жер жексөн.

Кадам жер дөп канча жандар кыйылды,
Жака кармап, жаратканга сыйынды.
Сугалактык жанга баткан бөтөнчө,
Көрең окшойт уга билбес ыйынды.

Эскирди дөп эстебеске болбостур
күйгөндөрдүн бөксөлөрү толбостур.
25 миллион жоокер өлгөн согушта,
25 кылым унуткарып койбостур.

КЫЗЫЛ КҮН

Океандын толкун бетин калпыган,
Кызыл нуру аска учтарын чарпыган.
күн чыгышым таажылары сыйкырлап,
Адам эмес, Аалам мұлдө чалкыган.

Канаттуудай Күн чыгышка талпынам,
Күнсүз дүйнө, мән да күнсүз жанчылам.
Кызыл Күндүн кирпигине айланып,
Кетериме аз-аз калып тартылам.

Күлүп чыккан кызыл Күндү томсорбай,
Күлкү менен тосолучу оштонбай.
Баалай билсек баары түгөл туюлат,
Бир өмүрдү бир өмүргө кошкондой.

ЫР ЖАНА ТҮШ

Түштө көрүп, түштө жазам саптарды,
Түштө көрөм поэзия алптарды.
Катарына кошулалбай артында,
Карап келем лира угулган жактарды.

Төрт сап ырды кармаарымда гүл болуп,
Учуп кетет көз ачаарда үр болуп.
Сыры бардай акындыктын сыйкырлуу,
Ыр дүйнөнү курчап алган сүр толуп.

Кыялымда күндө көлем сапты издең,
Мен сыйктуу өткөндөрдө издер көп.
Канчалары акын болду-болбоду.
Арт жагымда баалуу-барксыз сөздөр көп.

Мине албадым құлұқ тандап чураган,
Каруум жетпей жал сапырып бураган.
Даңканым жок соң талаага ыргыткан,
Болбой келет мени «ким» деп сураган.

АК БУЛУТПУ АК КУУБУ

Жөлдей сызып жөлпип өткөн тәбемдөн,
Ак булутту аппак куудай туюп мен.
Опкоолжудум балапандай сары ооз,
Кайып учтуң кара жамғыр куюп сен.

Жамғыр эмес, жалын өткүн өчпөгөн,
Үмүтүмдү кыркты көптөн көктөгөн.
Атыңдан айтпай жүргөм Ак булут деп,
Жан элөң, айыңдарга чөкпөгөн.

Учар булут, бараар жагын болжобой,
Табигаттан түшкөн асыл олжодой.
Жерде жүрөм Ак куу пери түшөр деп,
Түшүмдө да, өңүмдө да болжомой.

УЛУУ ЗАТТАР

Эне! – десем
Жер жүзүндө бүт энелөр уккандай,
Ата! – десем
Мұлдө Аалам кулактарын туткандай.
Мекен! – десем
Кадыр түнүм курчап турган кутмандай,
Улуу заттар улуулукту уткандай...

ЖАЗГЫ ЖЕЛДЕН ЖИБЕРЧИ

Көк көйнөкчөн көлкүп бара жатканың,
Жибиткендөй жүрөгүмдүн катығын.
Келесиңби карлыгачым, кайрылыш,
Билбей кеттиң бар болгонун актыгым.

Күндүн жылуу илебинен күтөмүн,
Кычыраган ызгаарына түтөмүн.
Кабарыңды жазгы желден жиберчи,
Кетсе мейли жаштыгымдын бүт өмүр.

Гүлкайырлар тектүү гүлүн эсепсиз,
Мен өзүңдү күтүп жүрөм кезексиз.
Сагынычтан калтырабагын кабарсыз,
Кийинкиге көктөп калчуу төрексиз.

Каректерден, жалын чачкан жүрүштөн,
Миң кайгырып, миң жылмайып жүрүшкөн.
Толкун жарган, кылыч миздүү учкундан,
Жолугууну самап көлем үмүттөн.

КОЮН ТОЛГОН БАКЫТТАЙ

Бүгүн түнү угулбады булбул үнү
Уйкумду да, тынчымды да алып көтпединбى,
Көнчөгүңө катып алыш.
Тетири кадам таштап,
Таптакыр жектединбى?
Кечирим берчи мага
Бир сөзүмдү көтединбى!
Жалгызмын, капалуумун,
Бүркөө күнүм ачылабы?
Ачканга кубат берчи,
Гунчадай ачылалы.
Ай көрүп, күндү көрүп,
Коюн толгон бакыттай чачылалы!

ТАЯНАРЫМ АСКАЛАР

Тоолор туткам, таянарым аскалар,
Ак сүрүнөн жалтактаган башкалар.
Көрегинде кыяндарда кармашкан,
Кыргыз изи кылымдардан башталар.

Каруу күчүм, көздүн курчу аскада,
Аскасынан ташын бербейм башкага.
Аео сезим дүргүп согот жүрөктөн,
Адилдиги уюп калган ташка да.

Түркөй мүнөз, түркүн ойду түшүнөт,
Татаалдыктан жөнөкөйлүк күтүлөт.
Бейишиби, тозогубу дүйнөнүн,
Баш кетээрде баатырлыгы бааланып,
Бүтпөгөнүн тоодон алып бүтүрөт.

МЕЙМАНГА

Ашуусунан ак чачылуу ай өпкөн,
Ала-Белди ашык көрүп кар өпкөн.
Акакка окшоп кокту-колот, жылгасы,
Аймагынан айры өркөчтүү нар өткөн.

Көндигиңен кыргыз пейлин көрүп ал,
Көлдөлөндөй көк чөбүнөн орун ал.
Саамал кымыз сан оорунун дарысы,
Сулуулугун Суусамырдын өбүп ал.

Селкилердей сөкөттөнет гүлдөрү,
Сестендирет күштүн сайран үндөрү.
Селкинчекти төппесөң да өмүрү,
Серпип турат күүлөнтүүчү күндөрү.

КЕЛЕЧЕКТИ КҮСӨП БАРАМ

Аргымактар дуба наша жүрүшөт,
Түяктары чагылганын чагышып.
Көздөгөнүң түздөп алып бир ишкө,
Уландыруу улуу жолдо чабышып.

Дүбүрттөрү күлүктөрдүн күтүрөп,
Шамалынан алоолонгон арт жактан.
Доор дагы эшик ачып күтүнөт
Жаңы күчтүн очогуна от жаккан.

Келээр күндүн катаалдыгын ойлонбой,
Көненирәэк кадам шилтеп алыска.
Кекти куубай кесирлөнбей толгонбой,
Келечекти күсөп барам жарышка.

МАРШЫ УГУЛАТ

Дарыя дайым бирдөй шаркырабайт,
Шамалдар бир нугунда аркырабайт.
Күндөр да күлүп чыгып ыйлап батат.
Ааламдын алоосундай жаркырабайт.

Оо дүйнө татыганга шипширинсиң
Тирүүмдө пир тутканым – сөн биримсиң.
Сапарың эң акыркы мүнөтүндө,
Түбүнө түшсө чыккыс – сөн иримсиң.

Артымдан маршы углат атчандардын,
Жаңылык жакындоодо ачкандардын.
Агымдын тазалыгын кабарлаган,
Кабарчы бол ырыскы чачкандардын.

КҮБӨСҮ СЕН СҮЙҮҮНҮН

Эх көлүм, канчалар толкунуңду самап көлөт,
сүйгөнүн сагынгандай элеп-жөлөп.
Эх көлүм,
Канча жаш кармашты экөн туткунуңда,
Колдоруң көе бөрбөй берип белек.
Эх көлүм,
Өзүнүн сулуулугун сөндөн көрүп,
күзгүдөй сөлки турган чачын өрүп.
Эх көлүм,
согуусун жүрөктөрдү опкоолжуутуп,
әлжирап каларында аз аз чөгүп.
Эх көлүм.

АТТИҢ ДЕШЭЭР

Сөн бараткан узун жолдор, кадамдар,
Санаалары сансыз ойлуу адамдар,
Күн кучактап, нур кучактап тургандар,
Сөзгенеби сөзгөнтүүчү салам бар.

Көр дүйнөнүн бир жандары окшошпой,
Көтпегиле көрээз айтып коштошпой.
Кымбаттыгын кылдай баалай билбестер,

ТОРГОЙ ҮНҮ

Көзүмдүн ирмеминдей канатыңар,
Чекитте безөп турчу санатыңар.
Бийиктен байкалдыбы өткөндөгү,
Адамдар айыкканын жараатынан.

Сүйүнүн музыкасы – талбас тилиң,
Жашоонун уюткусун чачкан үнүн.

Төбөмдө турчу бир аз чекит болуп,
Укмуш сайраганга жибийт жүүнүм.

БЕЙИШ ТӨР

Оңду-солду шамал жүрсө тал-төрек,
Сахнадагы бийчилердэй эп көлөт.
Талаа шаңы, айыл шаңы артылып,
Ала-Тоонун аскасына көптелет.

Дымый түшсө аксал шамал жүрүүсү,
Ката түшөт катар төрек «жүрүшү».
Жалбырактар шыбырашат тымызын.
Жел тийгендө кыткылыктуу күлүшү.

Менин жерим бир ажайып бейиш төр,
Буурул таңда дөңсөө жерден карап көр.
Жылдыздарын көктүн төрип а кыздар,
Көкүрөгүн жаят сага жазып чөр.

БИР ЭЛЕС

Эс учундан тандырганда жаз жыты,
Ойлорундун чыгат саамга быт-чыты.
Чоочутпагын андай түндү сүйүсүз,
Кыздын сага артылсын ов ышкысы.

Бийчи кайың кайың эмес кыз болуп,
Бүт дөнөнди солкулдата жыш толуп.
Көкүрөктөн ажыраса көкүрөк,
Анда сенин курган жаның муз тоңуп

Кайың шагы бийге түшпөй эңилип,
Жоого барып жоокер болбой жәңилип.

Ал толқунга кабылдыңбы же жокпу,
Байлоодогу атка окшошсуң әлирип...

АДАМ КӨЧҮ

Көчө толуп келө жатса жаш балдар,
Чүкө атып, чики чапкан маш балдар.
Көзүн сүртүп кадап карап калышат,
Жаштыгына тойбой калган «ач» чалдар.

Эстеп анан мэзгилдерин бир убак,
Үшкүрүшөт өткөн доору-ал курак.
Аталары ушул жолдун чөтинге,
Отурушчуу ал-акыбал, жай сурап.

Көкүрөгү шаңга толгон чунактар,
Бул дөңсөөдө отурага убак бар.
Көзүн сүртүп карашаары ойдо жок,
Адам көчү арбый берчүү санактар.

СЕБЕПТЕРИН

Мен бүгүн эрте жаттым ойлоп баарын,
Жалгызмын күмөндөбө, мейли таарын.
Дүйнөнүн төрт бурчунда учуп жүрөм,
Заматта чектөгидей чалгындамын.

Жамбашым уюп кетип капиталыма,
Оңдолуп, күндүн тосуп аттабына.
Эридим, сызгырылдым каймак сымал,
Күтпөгөм көрүнүштү жатканыма.

Ач-токко, «быш» дегендей жылоолонуп,
Бар-жокко, «көн» дегендей алоолонуп

Кайратың азбы-көппү - Адам деген,
Курчтугуң турсун деди кылоолонуп.

Эли-журт оозго тоссун «электерин»,
Өзүмдү-өзүм сүйүп көрөктөрмөн.
Жүгүм оор, мөрчөмдүү бир максаттар бар,
Айталбаймын анын ачык сөбөттерин.

ШАШУУ

Оо, Адамзат!
Басыгыңды басаңдат!
Кечээ келип
Кетериң мынча тез,
Жетээр жерин-казан-кап.
Учууга да даярсың
Канатсызың.
Токтоп өтчү
Ток пейил тартып-тобуңдан айрылсаң-
жараксызың!

АЯП КЕЛЕМ

Канча жолу тарта минсөм ат жалын,
Мен ошончо алмаштырдым калпагым.
Тирөөч болуп өзөгүмдөн өзгөчө,
Жылуу катып тун уулундай алкадың.

Мен да өжөр, сөн да өжөр кармашта,
Көчүн улап улуттардын ар башка.
Чырмалышкан менин дөнөм сен мөнөн,
Бөлүнүү жок бир дөнөгө жармашса.

Мен онтосом, сөн толгоно бүктөлүп,
Үшкүрүнүп ырайымыңүч бөлүп.

Мээрим күчү мээнет сүйгөн энөдөй,
Карааныңдан кайра талам күчтөнүп.

Канчаларын ката кетсем кечирдин,
Капалыкта каттуу бассам кечиргин.
Жер тепкилөп ыйлаганды балдарым,
Аяп сени «төппө жер» дөп зекирдим.

ТАЛАНТ

Таланттардын сабы чыкты жайкалып,
Бир таланттын аты чыкты чалкайып.
Мурункунун «мурут-сакал агарып»,
Кийинкинин таасири күч байкалып.

Сапар жолдор кыскаргандай эскирип,
Мундуу ыйлайт мин жылдыктай эчкирип.
Таланттардын жүрүшүн көр атаандаш,
Бири туулуп, а бирине көч кирип.

Карт таланттын сокмо жолун улаган,
Көнже келөр көле жатат чубалган.
Жаңы доордун дарбазасын аччуудай,
Жүз таланттын ону бардай кубанган.

Адам аттуу алтын доорун ачабы,
Кирдүүлөргө кристал нур чачабы.
Үмүтүбүз тура турсун он жылдал,
Таланттардын чөчилчүүдөй чатагы.

КАЛАЛБАДЫҢ

Көлдүн бети толкундарын кайталап,
Кайталайт да күүгө келип чайпалат.

Толкундардын ирмөминдө өзүндүн,
Элестердөн эркелигىң байкалат.

Элес кетти толкундардан оозунуп,
Көлгө сиңди көк иримгө жошуулуп.
Шамалыңа азгырылып алысталап,
Калалбадың жан биргеме кошуулуп.

ЧАКЧАГАЙ

Чаалыктың учуп-конуп,
Чар тарап турат тоңуп.
Үнүндү уксам муңдуу,
Көөдөндү жарган ыйлуу.

Сайрасаң чакчагайым,
Жандуудай капчыгайым.
Жашооңо талпын, талпын,
Жарыңды тапкын, тапкын.

ЖАРАТУУГА ЖАРАГЫН

Чотко салып өткөн күндөр санагын,
Кайчылаштар чаташ жолдор тарамын.
Көз жашымдай куюлушкан беттеги,
Өткөндөрдөн сабак алыш барамын.

Күн чыгыштын өлкөсүнүн таңында,
Ачтым бүгүн жаңы жылдын барагын.
Жемиш толгон дасторконуң жайылат,
Бейпил күндүн кабыл алыш саламын.
Көткөн жылдар көчкөн булут окшобой,
Тарых бетин жаңыртууга жарагын.

КӨӨКӨР

Кастарланып канжыгага байланган,
Кымыз, сүтпү, аш катығы айрандан.
Уюткусун улап келгөн бабабыз,
Көөкөрүмдү көргөн жандар айраң таң.
Көмөкөйүм кургап бара жатканда,
Көөдөнүмдө согуп кирет кайран жан.

Уз колунан ултарылган көркөмдөп,
Жыргал-куурал күндөрүнөн өткөн көп.
Жүзүн көрөм атамдын да энемдин,
Байыртадан бабалардан келген «сеп».
Көөкөрүмдөн суусундуугун ичсө дейм,
Чүрпөлөрүм тәээп көлип селкинчек.

ЖЫЛ ТОСУУДАГЫ ОЙ ТОЛГОО

Коңуздар көп «тоголокту» томолоткон,
Сугалак көп жолукпаган жомоктон.
Нысапсыз көп кекиртегин шыбаган,
Ырысын, ынтымагын «тушап» алып,
Өмүрүн сууга чылап күч короткон.

Не деген пөнде булар жуткучтуктан,
Жемсөөсүн толтуруудан мөөрөй уткан.
Долларды жалбырактай шилесөм дейт,
Аларың кайда барат кайран жандар,
Жапайы жашоолорун кошо жуткан.

Күчтөгөн баш-аламан тунгуюкту,
Теспесин терске тарткан кылгылыктуу.
Ак жолду ала баскан чыйыр булгап,
Арадан арамзалар кайдан чыкты?

Өз десө өтүгү жок жалаң аяқ,
Чуркаган чаңдуу жолдо таппай ыкты.

Эски жыл этегине ороп алып,
Кетсе дейм эссиздерди торой чалып.
Эркиндик мунарасы бекем орноп,
Эскини жаңы күндөр келет чанып.

Береке-бәйпилдикти чүргөп алган,
Эртеңим көлөт жолду даңғыр салып.
Адам әэй, кубанғыла өткөндүгүн,
Ашуулар, татаалдыктар артка калып.

КЕТКИМ КЕЛЕТ КЭЭДЕ КӨККӨ ЖУТУЛУП

Жаап жаткан үлбүрөгөн ак кардай,
Жаап жатат ойлорум да тандалбай.

Аалам бүгүн ак көйнөккө оронуп,
Күчөгөңсүйт ойлор бүгүн торолуп.

Кар кыпыны элпек конуп шактарга,
Толгон ойлор өчпөй турган тактарга.

Бир өмүрдө актай өтпөй күндөрүм,
Карасына каршы келип жүдөдүм.

Саламынан башкасы бүт жалганын,
Кайдан, кантип бул «өнөрдү» алганын.

Намысымдан шүгүрүмдү жандырат,
Иләэндилер жүрөт жанда жалдырап.

Көктүн тиктейм көбез төккөн элөгин,
Кар кебегин жутуп жолдо келемин.

Бул жашоонун балчыгынан кутулуп,
Кетким көлөт кәэде көккө жутулуп...

АРМАН ЭЙ

Арманың түгөнбөйт да кубалашкан,
Аз көрүп жашоо күндү жүздөн ашкан.
Сагынып таңда чаччу күн желесин,
Тирүүлөр тикесинен жан талашкан.

Ойлордун омурткасы сынып-сынып,
Акыры баштан чыкпай калат тынып.
Чагылган учкунундай жарк дөп көлген,
Жаныңды камайт экен гөргө тыгып.

Баш дагы чарчадыбы, мээси катып,
Кылымдын кыраңынан кадам артып.
Бетинен өөп-жыттап наристенин,
Арман э-эй, өңүн эстейм денем балкып.

ЖАЛГЫЗДЫКТАГЫ ОЙ

Силерди эстейм, жайдын күнү конушта,
Өткөндөн элес келет дасторкондо болушка.
Кеткенсизер көлбеске алып тынган,
Ажал дөгөн чоң уста.

Эстеп алып күлкүнөрдү каткырык,
Жан жагыман чыгат чуулар.
Бир колотко койгонбу же жаткырып,
Тааныш үндөр тамашалуу сөздөрү.
Оңду-солду каранамын.
А мэзгилдер мени алардан,
Койгон белем жат кылып.

Боз адырда бейиттин,
Ичим толгон бугу чыгат көйиштин.
Баарыңарды тизип алып катарга,
Белгилегим көлөт күнүн жөңиштин.

Төмөн жакта ағымы күч тирилик,
Азаматтар там салууда биригип.
Аз күндөрдө мөн отурган дөбөдө,
Аскияны айтар болсок, аттигин,
Жомоктордой кайра келсөк тирилип.

ЖЕР-КҮН (ода)

Алдым көрсөм артым калат түнгө окшоп,
Адамдарды жүрөт тура күн коштоп.

Жер тоголок, жердин жалпак боорунда,
Жандар жүрөт өмүр сүрөт,
Узун-кыска-доорунда,
Алсыздары алдууларга жем болуп.
Бири-дөөдөй, бири андан көм болуп,
Бири көтсө кит тишине илинип,
Бирин илди күш тырмагы бүгүлүп.

Көч чыккандай жер алдына күн нуру,
Адилет да көч жөтөби тереңге?
Күтөт жандар күүгүм-таңда утуру.
А, акыйкатың тамыр жайган төреңде.



*Публицистикалық
поэтадар*



КЫЛЫМДАРГА САЯКАТ

Кылымдардын агымы шашып келет,
Келер кылым жылдары басым келет.
Адамзаттын агымы ошол бойдон...
Адамзатым арыбай басып келет.

Тамырында бая эле сырдуу кагуу,
Жүрөгүндө күч алсыз чексиз мээнэт.
Каның барда, жаның бар ачып көздү
Каныңды кан бузбасын зордоп-жөөлөп!

Тегинди тектөштиргөн болот канда
Тукумун акта көктө эмес сөнин
Ыкчамды байкадыңбы эй жандуулар
Жүз жылың жүз көз кагыш эсебинин.

Жылдарың арманың жок «эркеletti»,
Өмүрүң бир кылымга араң жетти.
Күсөдүң жарыктыкты узун өмүр,
Тагдырды бузалбайсын, сызган чектен!

Эркиндик көралбаган Адам атан,
Эрөөлдө эрдик сайган «Сыйга батам!»
Эсепсиз миллионбу, миллиарды,
Каным кууп, каным издең келе жатам.

Мухиттин ары жагы, бери жагы
Окшобос келе жатат агыш-сары,
Тукумдун бир тамыры чыгыш Жапан!

Тукумдун бир тамыры байтөректей,
Жер шаарында жайылган жибек тордой.
Тянь-шандык туугандар сыйын сунат,
Өрүшүнөн өркүндөйт Ала-Тоодой.

Түсүбүз бир, тил башка тилек да бир,
Сүйлөшкөндө калбаган жүрөктө кир.
Кылым өзү қыйлага жашап турса,
Улутуңу унуптай ыймандуу жүр.

Бир мүчөң илкий калат күн бүркөлсө,
Ачылат ай кабагын асман күлсө.
Кечээги кайгыларың туман болгон,
Шамалга айдакталат бир бүркөсө.

Кум мөнөн күмүш жаса күндөр күтөр,
Кылымдын чегин көрөр бекөнсин сөн.
Кудурөт сапарымда сакта дөп бил,
Күн шамал толкуну алаамат сөл!

Тоголок жер бетине түяк толуп,
Толгонот онтоп ийет он толгонуп.
Дөңиздин түпкүрунде дымып жаткан,
Алаамат дарбазасы ноктолонуп.

Кумурска жан талашып жан тиштөген.
Балыктын оозун кара жем издеген.
Чаяндын бутун басып албайын дөп,
Ташбака басып барат бир из менен.

Мунарык тириүлөрдүн көшөгесү,
Келишет мунарыкка көшөргүсү.
Он сөгиз мин ааламдын падышасы,
Он сөгиз мин ааламдын кара күчү.

Суу алдында он сөгиз мин аалам бар,
Жер үстүндө жаратылыш аалам - тар.
Көл чайпалса Көкөй тоону шимиргөн,
Кудуреттин кол алдында баары - кар.

Кылымды тостуң,
Кылымды узатып.
Нелерди көрдүң,
Нелерди эске алдың,
Айтчы кылым адамы.
Жакшысын да жаманын көз ачып?

Дос,
Мага кылым эмес жылдарга да,
Ыңырыктай учурлар
Ой толготкон
Оор жылдар
Ойнап турган баланын
Окшоп кетти
Оюнуна талаанын

Тоо бузулду, көл толкуну шарпылдалап,
Эл толкуду, эл тозуду ачкалық.
Элдин жүгү эшегине артылып,
Өткөн согуш тактарына так басып.
Биримдиктин билек күчү тартылып.
Тууруна тура конуп келаткан,
Туу казыгын тууган жөргө бөл арткан.
Бердиби инсан бир өзүңө жараткан!

Ач көз адам,
Көр наадан.
Көле жатат батыштын бир шамалы,
Байка, уурта, жытта
Окшойбу, тойгоздубу тамагы.
Шымаланган шапар тепкен
Кызыл шыйрак кыздары.
Жактыбы же актыгынан жамалы?!

Бир көлгенин,
Бир кылымды не дебейт.
Он жылынды
Озупайсыз жетелейт.
Жарық күндүн
Жаркынына не жетсин.
Миң бир түндүн
Миңи бириң өтөбөйт.

Жаша кылым,
Салам айтам
Адамзаттын атынан.
Окшош эмес планеттер,
Оор жүктөн чарчабады
Жер да турат катуудан.

Көмкөрүлгөн
Көк асмандын алдында
Бир ажайып табигат турат баркында,
Көлчүк суусу
Көзгө сүртүм кээ жерде
Көлү толкуйт,
Кадим заман – Салтында!
Коругунда, өрөөнүндө өзгөрбөс
Сулуулукту катып алган затында!

Таканчыктап кадамында бек турган,
Мезгилинде адамга айттым саламды.
Адамдардын алик алган «Ассалоом!»,
Саламатсынбы XXI-кылым
Валейкум Ассалоом!

Меридианың өлчөй албайм
Салмагың да санагың да
Сапарың да өлчөөсүз.
Сансыз көрүнүшкө көчөбүз

Бирок өткөндөрдү
Саноого келди биз.

Күндүн кабагы
Элдин кабагына окшош.
Мәзгилдин ағымында
Жок токтош
Бирде ачык
Бирде бүркөө
Жүрөктөр коркок болду.
Импульс айтып турат
Адам сөнде болсун-
Коркпош!

Заман эмес
Тарып – барат
Мата эмес да
Көрип чойгон.
Пейилге таруу айланбай
Ичи жарып барат.

Климат ысык-суугу,
Климат ызы-чуусу,
Океан толкундоосу,
Жакындейбы башка бир
Планеттин кызыгуусу.

Тоолордун ун болушу
Талаанын күл болушу,
Аппак ай тутулушу
Күн өчүп түн болушу.

Он сөгиз мин аалам мұлдө
Оп болуп жутулушу.
Оо, төңир бир өзүңсүз
Оңтойсуз кутулушу.
Бул аалам көлгенинене

Миллиард кылым өтсө...
Миллиард кылым тилейм
Мейли...
Жашоом жетпей... кетсө!

Чыгышында Иран, Ирак,
Ооган, Фак...
Бийликтен кордук көргөн чак.
Нашаадан тапкан,
Байлыкты аска арасына каткан
Адамды аткан,
Опийим саткан
А болбосо
Койдой мууздал
Канына баткан
Исламга ишенип...
«Алла» дегендөн башка билбес.
Мээсине ботко аралашкан.

Айыгышкан Чеченстан,
Дагестан
Айыкпас дартка айланды
Күн чыгыштан.
Түбү бир, түсү башка жандуулар
Ажырадыбы
Адам! – деген сагынычтан.
Жердин аркы түбүндө
Тилин сайрап
Жер шаарына көз артып,
Көзүн кайрап
АКШнын азуусу арсаят
Асман жерди уулаган,
Желе байлап.

Батперектей коюулап
Төр-рак!

Жоголууда бүлүнүп Ирак.
Же төгиз эмес,
Жансыз келет ДЕМОКРАТ!
Мекенинөн алыштап
Кеткөндөр көп.
Мейман болгон «Бейиште»
Көпкөндөр көп.
Мээ оорутпай, шыбагасыз
Бул дүйнөдөн армандуу
Өткөндөр көп.

Адам жаны тириүлөй акча болду
Аруу кыздар азапта канча болду.
Тарып барат адамга кенөн дүйнө,
Канча жандар ёрт, октон сололонду!

Ачып бөрчи оо, кылым жыргалынды,
Бейкут толгон соолубас жылдарынды.
Үйсиз, мунсуз адамзат өтсүн жыргап,
Жек көрүнүн ордуна жүрсүн сыйлап!...

АЛТЫН САКА *(Жер жөнүндө публицистикалык поэма)*

Дүйнө сөн,
Сулуусун да улуусун.
Затка толгон бирдейсин,
Бийиктергө, пастарга.
Алсыздар да, алдуулар,
Өнөктөшө өсүп жаткан
Койнуңда
Кансыздар да кандуулар!
Төгүлбөгөн сууларың да
Айланган,

Тоолоруң да кырчоо болуп
Чоң боз үйгө байланган!

Аалам сага
Сага Аалам-
бүтүн сырсың бөлүнгүс,
Бир кудурет жасаган
Көрөмөт күч көрүнгүс.

Заман-шамал ағымы күч,
дүйнө турат түркүксүз.
тириүлүктүн касиетин,
Алладан көрүп,
Алладан окуп,
Адамдар ээ,,
Келер-кетер жолдобуз.
Жаша кылым!
күнү көлсө-күкүмбүз.

Планеттер жарыктуу да
Жарыксыз,
Жөргө айланат-
Жер аларга
Адам үчүн!
Жан берген да,
күн алдында, көк алдында
«үлп» этме дөм алганга!

Чексиз мунарык...
Жандык эсепсиз.
Кылым кадамы-
Келет
Келет жаз-күз,

Жүмшак –каардуу,
Мөзгилдөр... көзексиз
Мээримдүү да
Каардуу
Көректүү да көрексиз.
Жылдар ороп алып
Алтын саканы

Жердөн чыккан Ажыдаар
-вулкан!
Тоону чөлдү сөөлөттеген
Пирамида бурчуктары-дөбөчөлөр
Жер булчуңунан курулган
Эстеликке таштап кетти-
Унутта азыр...
Усталары андагы.
Кай заманда
Кай күндө
Тарыхта жок
Жан билбес.
Айтып берер бекен
Айтса айтаар тарыхын
Адам көчү
Олуп-чолуп бир элес.

Түгөнсө түгөнөрүн
Билген жан жок.
түгөнбөйт бул күн
жашоосун түгөткөндөр
коштошоор бар түн!

Алтының айланат да
Айлампадай

Баала да, ая аны.
Баркына жет
Бар анын жаны!

Аалам күлсө-
күлкүмдү андан алам.
шамалы ырдап жүрсө
куунайм да тириүлпергэ айтам салам.

Тириүнүн мартабасы
Жер бөлем мээрими күч!
Жайнаган жандыктардын
дүйнөсүндөй
Буулуккан атмосфера
«Бурт!»-этсө күнөөсүндөй
Онтоодон булкунат да...
Өзүнүн
Өткөрүп жаткан «түлөөсүндөй»!

Бошогон канжыгасы
Канча октон, бомбалардан
Капарсыз жашоолордон
үмүтсүз коогалардан...
Толкун урса-
Алсыздык чымын өңдүү
Сапырылса-арстан айбат,
Теребели тербелип
Койбогон жер-
Апаатын албай санга!

Кабыргасын октор тилип,
Кандуу согуш... канча өттү.
Кайгыларын жер жутуп,
Дөңиз жутуп

Көлөсін әэ!- Алтын сакам
Жамандыкты унутуп.

Бұгүн көрсөң әртең жоктор...
...әпизоддор.
Бұгүн бейиш-
Аны әртең
Мәзгил соттоор?!.

Жандыктардың биримин
Жер жұзунұн,
Коркунуч тұямын ақыркысын
Жарық дагы тұн дагы
Бүйругундай
Кыскарууда байқагын,
Босоғондо турғанын
Жакыр қысым!

Капталынан оюшту
Канча қылым
Карт жер тұтту
Ачып койнун.
Бир четинен бексерсө
Бексергендүр
Жокко-барга созону-
Созот мойнун.

Миллион, миллиарддап
Жыл өтегөн,
Жылдар учуп жылдыздай көз ирмемде.
Унутулат баарысы унутулат,
Адамдарга наадандық
«сөл жүргөндө!»

Оо, Алтын сакам!..
Улуу заттан жааралган
Адам улуу,
Адам менен киндиктеш-
Заман улуу!
Алтын сакам Ааламдын сыйы сөндө
Кудуреттин күч бөргөн
Сыры сөндө.
Алты айланып табалгыс
Энэ жерим-
Ата-энемди коштогон
Ыры сөндө!

Мейли ыйла мейли төк
көз жашыңды
биз макулук жандыкка
айланганбыз.
Чарпып өтсө толкунуң
Көз ирмөмде,
Чаары чыгып көздөрдөн,
Чама калбай белинө
Байланганбыз.

Аскаларың казыкка тушалгандай,
Аркайганың бузбастан бой тирешет.
Тамырлары терендеп орноп алган,
Узагына узанып жол жирешет.

Жерди сүйгөн комета учуп келип,
Сулуусуна «Саканың» эрип-эрип.
Планеттер айланат алыстабай,
Биригүүгө суктанып, өзүн «жээрип».

Жарылса атом
Жараланат бүт дөнем.
Алтын сака, сөн онтойсун
Адамзатка
Ачuu сөзүң, айтчуу сөзүң
Көлкөнен
Оорусаң да, салмактуусун
Көнөнсүң.
Бейишиң бар, тозогуң бар
Жан таттууда энөмсүң!

Ургаачылар
Шарга умтулган балыктай,
Жылаачаттар-
Куну качкан ачкалар.
Таманында топурагы
Жер-лөктүн
Тообосуна көлбейт
«жандуу камыш» нөмөлөр.

ЭПИЛОГ ОРДУНА

Кара жерди мин қайталап «Алтын» деп,
Жер энени айландырам алтын көп.
Аалам мүлдө айланчыктап өзүңө,
Аркан-жипсиз байланганбыз-энилчек.
Тоо таштарың тоголотор төгиздеп,
Дөңиз-көлдөн толкубастай жер издеп,
Чайпалуусун оюн көрүп көтөргөн,
Кучагынан өйдөлөйбүз эгиздеп.

Суу алдында тириүлүк бар, тириүлүк,
Үстү жагың адам көчү түрүлүп.

Төрбелсөң да түк кеталбас алыска,
Кайра айланып келет сага сұрулұп.
Топтолғон газ Магма сымал тур ирип,
Кайра өзүңе атылат да биригип.
Ақыл-эстүү жандыктарга жай туруп,
Жутасың да жутагандай сицирип.

Ай да сага айланууда суктанып,
Құлұп чыккан күн өзүңе ықталып.
Планеттөр жипсиз байлап алғандай,
Үрооң менен учуп жүрөт шықтанып.

Алтын сака кубулбайсың бир ирет,
Төлегейге нур кирет да нур өчөт.
Тозогубу, бейишинбі жандууга?
Материктен материкке ал көчөт,
Кусалыкты жазбайт өткөн бир құндәй,
Бирибизге ачууланып, өчөшөт,
Алакандай жерге сугун артышып,
Бейкүнөөнү құнөөлүгүлөр жектешет.

-Миллион жан төрөдүм да өстүрдүм,
Миллионду аздырдым да көптүрдүм.
Айлануумда арамзаны
Арал сууга өкітурдүм.
Тириүлөрдүн жаны бирге экенин,
Кудуреттөн башка билбес эч кимдин!
Ачкөздөнбө, Адам-Асыл жандуулар,
Тартуу эткөн «Сакасы» мөн төцирим!

-Силер үчүн бөлүнбөс бир денемин,
Силер үчүн байыртан өлбөс энемин.
Суроонор жок: кайдан келдик,
Кандай биздин жашообуз?
Кулак түре ушул кезге көлемин!
Жер!-деп мени


Жакыр кылаар болдуңар
Октор тәшкөн өпкө, боорум болбосо,
Мен баягы, баягыдай элөмин!

Тоо, таш, сууну
Ой, бул меники дедиңер.
Аскаларды
Азууга салып жедиңер.
Көмүр-төмөр-жылтыр-жултур көндөрим,
Кайтарымы жок
Карыз пулга бердиңер.
Барктаң-баалап
Койсоңор оо Адамзат,
Бөрөримден
Аламын деп көлдинер.

Былжыр суудан жараптың сөн Адамзат,
Боорум тепсеп, тамтуң араң кадамдап.
Тоноп бүтүп соолуларда көктөгү,
Космоско да жибердинер «Салам кат»,
Колтукташаар коншусу юпитер,
Жерге жакын түшөрү аз салаңдап,
Боорукөрдик, дидар кетип бир үмүт,
Канаат учуп, пейил тарып сараңдап.

Мээ тамырың өткөрүүдө суубу, кан?
Ал жөн эле табигатсыз «Та-та-тан».
Көлгениңер бул жарыкка үмүттүү,
Кетеринде арууланбай курган жан,
Көнен Аалам тар көрүнүп чөйчөкчө,
Чөйчөкчөгө батпай кырсык ургандан,
Алтын сака айлануудан арыбайт,
мүлдө Ааламды Алла колдоп турғандан!

*Бул китептин чыгышына демөөрчүлүк көрсөткөн нәбере
уулум Молдобаев Эмилбек Бакытбековицхе узун өмүр,
ишине чыгармачылык ийгилик, чексизбактылуулук
каалайм!*



Мазмуну

Автор жөнүндө алты сөз.....	4
Төрөлүп турамын мэн.....	5
Улгайган адамдын айтканынан.....	5
Тоодон таңдын атаарын.....	6
Жөр көчкүдө калгандарды эскерип.....	6
Өз жанын өзү қыйгандар.....	7
Үзөңгү.....	8
Өчпес ыр.....	8
Отону жок бирөөгө.....	9
Бейиш де.....	9
Оо, Тәнирим.....	9
Оомал дүйнө.....	10
Жаз көз жарды.....	11
Ың даамы.....	11
Өмүр-өлүм жарышта.....	12
Сөз.....	13
Акындарды окусам.....	13
Айтылбаган көрээз.....	14
Ыраазылық.....	14
Күндүн көзү-күзгү.....	15
Наристе күтүү.....	15
Чоң-Алайдын Карамыгына кат.....	16
Жараткандан сурранам.....	16
Озүйла.....	17
Күйүт.....	17
Тил.....	17
Жашоонун күндөлүгү.....	19
Мыскал.....	21
Сын.....	21
Ала-Тоо.....	22
Наристеге кайрылуу.....	22
Алма дамы.....	23
Куплеттер.....	23
Ата мекенимө алты сөз.....	24
Тардык.....	26
Кайра көлүү.....	26
Түбелүк.....	27
Жөти дубан жети шагы дарактын.....	27
Карегимдө ак тоолор.....	29
Бир дүйнө.....	30
Атадан артык уул.....	30

Кучактай ала көтермин.....	32
Кетпей калды.....	32
Күн төрөдү.....	33
Тилеп көлөм.....	33
Күтөм күндө.....	34
Арман ыр.....	34
Эл көрмек эл.....	35
Бир тоголок кар урдуң.....	36
Күбөлүк.....	36
Кар жаап жатты... жазды бөлөп.....	37
Туулган жерим түбөлүктүү энемдэй.....	38
Шашпа жәбе.....	38
Күпүлдөгөндөр.....	39
Аяп көлчи.....	40
Күз дедин.....	41
Жашоодо.....	42
Ителги.....	43
Кенендиқ-тардық.....	43
Мөзгил.....	44
Сабыр күтүү.....	45
Чок боломбу.....	45
Тилек.....	46
Толкун.....	47
Жөп жуттаттарга салам кат.....	47
Тоо болбосо.....	48
Поэзия канатында.....	49
Түгөлбай Сыдықбековго.....	50
Сооронбайга.....	51
Сүйүнбайга.....	51
Жумамұдунгө.....	52
Жолонго.....	52
Анатайга.....	52
Бектуруш.....	53
Мидин, райкан, байдылда.....	53
Сүзүүде акын көмеси.....	54
Камбаралы.....	54
Ыргагымда Рысбай.....	55
Атай менен Мусса.....	56
Бир сулуу ыйлап атты, ырдан атты.....	56
Муса агай.....	57
Чамгарап.....	58
Инсан.....	59
Жоокөрдин эскерүүсү.....	60
Куплёттер.....	61

Тал жана чал.....	63
Октун үнү чыгат далөө андардан.....	64
Кызыл күн.....	65
Ыр жана түш.....	65
Ак булатпу ак куубу.....	66
Улуу заттар.....	66
Жазгы жөлден жиберчи.....	67
Коюн толгон бакыттай.....	67
Таянарым аскалар.....	68
Мейманга.....	68
Келечекти күсөп барам.....	69
Маршы угулат.....	69
Күбөсү сөн сүйүүнүн.....	70
Аттин дешээр.....	70
Торгой үнү.....	70
Бейиш төр.....	71
Бир элес.....	71
Адам көчү.....	72
Себептерин.....	72
Шашу.....	73
Аяп келем.....	73
Талант.....	74
Калалбадың.....	74
Чакчагай.....	75
Жаратууга жарагын.....	75
Көөкөр.....	76
Жыл тосуудагы ой толгоо.....	76
Кетким көлөт кээде көккө жутулуп.....	77
Арман эй.....	78
Жалгыздыктаты ой.....	78
Жер-күн.....	79
Публицистикалык поэмалар.....	80
Кылыштарга саякат.....	81
Алтын сака.....	87
Эпилог ордуна.....	93

Бедел МОЛДОБАЕВ

«АДТЫН САКА»

Редактору Сейдали Халилов
Компьютергө түшүргөн С.Халилов
Корректору Сабира Халбаева
Төхрөдактору Акылбек Тойчубаев
Калыпка салган Ықыбал уулу Элдияр

Төрүүгө берилди 01.03.2017-ж. Басууга 22.05.2017-ж.
Кагаздын форматы 84x60 1/16. 6,25 б.т.
Бүйрутма №11. Нускасы 100.
Ош шаары Курманжандатка көчөсү 236

0778 500 488